

**Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК  
УНИВЕРСИТЕТИ**  
**Б.Н.ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-РОССИЯ СЛАВЯН  
УНИВЕРСИТЕТИ**

**Диссертациялык кеңеш Д 12.23.669**

**Кол жазма укугунда  
УДК: 342.5, 342.25**

**Татенов Марат Бейшенбекович**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИК  
ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ  
ОРГАНДАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ КОЛЛЕГИЯЛДУУЛУК  
ЖАНА ЖЕКЕ БАШЧЫЛЫК  
(КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК АСПЕКТ)**

**12.00.02 – конституциялык укук; муниципалдык укук;**

**Юридика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип  
алуу үчүн жазылган диссертациянын  
АВТОРЕФЕРАТЫ**

**Бишкек - 2024**

Диссертациялык иш Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттин, укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасында аткарылган

Расмий оппоненттер:

**Джумалиев Данияр Сардарбекович**  
юридика илимдеринин доктору, доцент,  
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук  
университетинин юридикалык колледжинин  
директору

**Асаналиев Тилек Асаналиевич**  
юридика илимдеринин доктору, профессор,  
Кыргызстан эл аралык университетинин  
камкорчулар кеңешинин төрагасынын орун  
басары

**Рысмендеев Бактыбек Дженишбекович**  
юридика илимдеринин доктору, профессор,  
Кыргыз Республикасынын Башкы  
прокуратурасынын Юридикалык  
академиясынын прокуратура факультетинин  
деканы

Жетектөөчү уюм:


Кыргыз Республикасынын Ички иштер  
министригинин милициянын генерал-  
майору Э.А. Алиев атындагы  
Академиясынын мамлекеттик укуктук  
сабактар кафедрасы; адрес: 720083, Бишкек  
ш., Чокан Валиханов к. 1а.

Диссертациялык иш 2024-жылдын 1-ноябринда saat 14.00дө  
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине жана Б.Н.Ельцин  
атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу юридика  
илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу  
үчүн диссертацияларды коргоо боюнча Д 12.23.669 диссертациялык  
кеңешинин отурумунда корголот. Дареги: 720033, Бишкек ш., Киев к., 132,  
конференц-зал (209-ауд.). Диссертацияны коргоону онлайн чагылдырып  
берүү коду: <https://vc.vak.kg/b/122-3zo-1wo-cjw>.

Диссертация менен Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук  
университетинин (720024, Бишкек ш., Жибек Жолу к., 394) жана Б.Н.Ельцин  
атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин (720000, Бишкек ш., Киев  
к., 44) китепканаларынан, ошондой эле <https://vak.kg/d 12 23 669> сайтынан  
таанышууга болот.

Автореферат 2024-жылдын 1-октябринда таркатылды.

Диссертациялык кеңештин  
окумуштуу катчысы,  
юридика илимдеринин кандидаты

 Сагыналиева В.Ж.

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

**Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.** СССРдеги мамлекеттик бийлик кризисинен жана 1990-жылдардын ортосуна чейин мурдагы аймагында болу мамлекеттин қулашынан тартып, мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Ошол шарттарда жана ошол интеллектуалдык атмосферада мамлекеттик башкаруу жөнүндө ой жүгүртүү ретрографадык, «советтик түшүнүктөрдүн» калдыктары, аң-сезимдин артта калуусу жана өткөндүн башкаrudиң рудименттери деп эсептелген [Атаманчук Г.В. *Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук.* – 3- изд., доп. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 3-б.]. Ошол мезгилде мамлекетке жана анын башкаруусуна карата нигилисттик мамиле, «мамлекеттен кичине», «ачык аймак» түшүнүктөрү жана менчиктештириүү, жеке менчик, эркиндик жана өз алдынча базар, экономикалык күчтөрдүн эркин оюну аркылуу өлкөнүн кризистик көйгөйлөрүн чечет деген бүтүндөй ишеним менен мүнөздөлгөн [Атаманчук Г.В. *Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук.* – 3-е изд., доп. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 3-б.]. 1990-жылдардын ортосунан тартып россиялык жана кыргызстандык окумуштуулар мамлекеттик башкаруу боюнча монографияларды, окуу китептерин, окуу куралдарын басып чыгара башташкан, бирок алардын арасында мамлекеттик башкарууда коллегиялдуулукка жана жеке башкарууга тиешелүү эмгектер болгон эмес, 1980-жылдардын экинчи жарымынан тартып болу тема боюнча корголгон диссертациялар да болгон эмес.

Бир өлкөлөрдө саясий жана аскердик кудуретке жетишине, экономиканын өнүгүшүнө, калктын жагымдуу жашоо шарттарына, адамдын укуктары менен эркиндиктеринин коргулушуна жана башка мамлекеттерде тескерисинен мамлекеттик бийликтин кризисине, коррупцияга, өнүкпөгөн экономикага, калктын жашоо деңгээлинин төмөндүгүнө, адамдын жана жараптын укуктары менен эркиндиктеринин камсыздылбагандыгына байкоо жүргүзүү жана ой жүгүртүү, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнүн конституциялык мыйзамдарын, илимий жана окуу адабияттарын жана статистикалык маалыматтарын талдоо, дүйнө өлкөлөрүндө өнүгүүдөгү прогресстин жана регресстин себеби мамлекеттик башкарууда коллегиялдуулук жана жеке башчылык принципперинин ар кандай айкалышы болуп саналарын аныктап билүүгө мүмкүндүк берди.

Мамлекеттик башкаруунун болу принципперин талдоо көрсөткөндөй, жеке башкаруу принцибине коллегиялдуулук принциби үстөмдүк кылган учурда өлкөдө демократия, укуктук мамлекет жана жараптык коом чындал өнүгүп жатат, б.а. элдик суверенитет ишке ашырылууда, экономика өнүгүүдө, анын баары материалдык жана руханий маданиятты өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт, адамдын жана жараптын укуктары менен эркиндиктери камсыз кылышнат жана корголот. Коллегиялдуу чечим кабыл алууда экономиканы өнүктүрүү жана коомдун жыргалчылыгын жакшыртуу экономисттер жана

математиктер П. Самуэлсон, В.Парето, Н. Калдор, Дж. Хикс анын ичинде америкалык экономист жана математик, Нобель сыйлыгынын лауреаты К. Эрроу тарабынан терең изилденген жана далилденген *[Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для экон. спец. вузов / А.Я. Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др.; Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Никулиной. – М.: Высш. шк., 1994. - 425-435-б.]*. Коллегиядуулук принцибинен жеке башчылык принциби жогору болгондо жогоруда аталган натыйжаларга карама-каршы кубулуштар өнүгөт: антидемократиялык саясий режим: деспоттук, тирандык, тоталитардык, авторитардык режим, таптык мамлекет, коомдун көпчүлүгүнүн кызыкчылыктары, укуктары жана эркиндиктери кысымга алынат, коомдун жашоосунун бардык чөйрөлөрүндө: саясий, экономикалык, социалдык жана руханий өнүгүүдө токтоп калуу болот, коррупция жана башка терс кесептөр жогоруда айтылгандай өнүгөт. Ошондуктан, коллегиялдуулук жана жеке башчылык принципперин биринчинин үстөмдүгү менен айкалыштырууда алтын катыштын эрежеси (пропорциялары) колдонулушу керек: 62% 38%ке карата *[Золотое сечение [Электрондук ресурс]. – Кирүү режими: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> – атальшы экрандан. (Кайрылуу датасы: 28.09.2024)]*.

Бул теманы тандоо ошондой эле мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын саясий-укуктук табиятын жетиштүү денгээлде изилденбөгөндиги менен шартталган, атап айтканда азыркы учурга чейин коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын басымдуулугуна жараша дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө ар кандай доорлордо өнүгүүнүн жана төмөндөөнүн мыйзам ченемдүүлүгү аныкталган эмес жана ачык корголгон эмес, коллегиялдуу жана жеке башкаруучу органдардын белгилери бөлүнгөн эмес, укук принципперинин иш-аракетинин коллегиялдуулук жана жеке башчылык принципперинен көз карандылыгы изилденген эмес, адамдын жана жарандын укуктарын камсыз кылуу жана коргоо механизминин ишине коллегиялдуулук принцибинин таасири изилденген эмес, демократиялык, укуктук мамлекеттин ж.б. механизминин типтүү модели талданган эмес.

Бул көйгөйдү изилдөө биздин өлкөдө укуктук мамлекеттин жана жарандык коомдун калыптануусунун саясий-укуктук тенденциясына байланыштуу да актуалдуу. Белгилүү болгондой, укуктук мамлекетте жана жарандык коомдо коллегиалдуу мамлекеттик жана муниципалдык органдар мамлекеттик башкарууда маанилүү ролдордун бирин ойноого тийиш. Бул тема боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү юридикалык илимди, атап айтканда, конституциялык, муниципалдык укукту, административдик укукту, мамлекеттик башкаруу теориясын өнүктүрүү үчүн да зарыл. Коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдардын табиятын изилдөө жана коллегиалдуу органдардын жеке башчылыкка көзөмөл жүргүзүүсүндө алардын өз ара аракеттенүүсүн туура уюштуруу жана аларга белгилүү бир эркиндик берүү Кыргызстанда натыйжалуу жана рационалдуу мамлекеттик башкарууну колдоого мүмкүндүк берет.

Конституция – негизги мыйзам, саясий-укуктук документ болуп эсептелинип, мамлекеттик башкаруунун негизи болуп саналат *[Кыргыз Республикасынын Конституциясы 5 май 2021 жыл. 2021-жылдын 11-апрелинде референдумда кабыл алынган // Эркин-Тоо. - 41 (3220). - 05/05/2021]. Коллегиялдуулук жана жеке башчылык негизги конституциялык принциптер катары эсептелинүүгө тийиш, анткени укуктун теориясында укуктук принциптер түздөн-түз мыйзамда көрсөтүлөт же анын маанисинен түшүнүлөт.*

Ошентип, коомдун турмушунун бардык чөйрөлөрүндө: саясий, экономикалык, социалдык жана руханий маселелерди чечүүчү мамлекеттик башкарууда коллегиялдуулук принципбинин жогоруда баяндалган параметрлери бул изилдөөнү жүргүзүүнүн актуалдуулугун жана зарылдыгын көрсөтүп турат.

**Диссертациянын темасынын ири илимий программалар (долбоорлор) жана негизги илимий-изилдөө иштери менен байланышы.** Диссертациялык изилдөөнүн темасы Кыргыз Республикасынын 2018-2040-жылдарга өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы, Кыргыз Республикасынын 2026-жылга чейин өнүктүрүүнүн Улуттук программысы жана башкаруу формалары, конституциялык мыйзамдардын негиздери боюнча билимдерди Кыргызстандын калкына жайылтуу боюнча мамлекеттик долбоорлор менен байланышкан.

**Диссертациялык изилдөөнүн максаты жана милдеттери.** Изилдөөнүн **максаты** мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коллегиялдуулук жана жеке башкаруучулук ишмердүүлүгүндөгү конституциялык укуктук көйгөйлөрдү аныктоо жана илимий жактан чечүүнүн жолдорун сунуштоо.

Изилдөөнүн максатына жетүү үчүн төмөнкү **милдеттер** коюлган:

- конституциялык укук илимине таянып коллегиялдуулукта жана жеке башкаруучулукта мамлекеттик башкаруунун түшүнүгүн, белгилерин жана түрлөрүн изилдөө;
- мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын тарыхый укуктук негиздерин изилдөө;
- мамлекеттик башкаруунун принциптери катары коллегиялдуулукту жана жеке башкаруунун конституциялык укуктук негиздерин изилдөө жана бул принциптердин артыкчылыктуулугун талдоо;
- коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдардын ишинин негизиндеги мамлекеттик башкарууну укуктук жактан камсыз кылуунун жетишсиздигин аныктоо жана бул чөйрөдөгү мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
- Кыргыз Республикасында мамлекеттик коллегиялдуу өкүлчүлүктүү башкаруунун рационалдуулугун жана легитимдүүлүгүн ишке ашыруудагы көйгөйлөрүн жана аларды өркүндөтүүнүн жолдорун изилдөө;

- мамлекеттин башкаруу формаларындагы коллегиалдуу жана жеке башкаруу органдарынын калыптанышын, ордун жана таасирин изилдөө;
- мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын коллегиялдуу жана жеке башкаруу болуп классификациялоо;
- жогорку өкүлчүлүктүү жана коллегиялдуу органы катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешнин конституциялык ыйгарым укуктарын изилдөө;
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин компетенциясын талдоо;
- коллегиялдуу органдардын тутумундагы шайлоо комиссияларынын конституциялык-укуктук статусун кароо жана Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын курамын түзүү жөнүндө мыйзамдык сунуш киргизүү;
- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлчүлүктүү органдарынын конституциялык – укуктук негиздерин изилдөө жана өзгөчүлүктөрүн аныктоо;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин конституциялык – укуктук статусунун негизинде жеке башкаруучулук принцибин ишке ашырууну кароо;
- жеке башчылыктагы аткаруу бийлик органдарынын укуктук статусун талдоо;
- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын конституциялык статусун изилдөө жана алардын укуктук негиздерин камсыз кылган укуктук базаны жакшыртуу механизимдерин иштеп чыгуу.

**Диссертациялык изилдөөнүн илимий жаңылыгы** диссертациялык иш мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын саясий-укуктук табиятын жана алардын өз ара аракеттенүү көйгөйлөрүн изилдөөгө арналган Кыргызстандагы биринчи комплекстүү монографиялык изилдөө болуп санала тургандыгы менен аныкталат.

Диссертациялык изилдөөдө укуктук мамлекетти, жарандык коомду калыптастырууда жана демократиянын иштешинде пайда болгон көйгөйлөрдүн себептери ачылып берилет жана бул себептер мамлекеттин коллегиялдуу жана жеке башкаруучу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн туура эмес уюштуруунун негизинде келип чыгат жана бул көйгөйлөрдү чечүү жолдору берилет деп негизделет.

Ошондой эле, изилдөөнүн илимий жаңылыгы коргоого коюлган бардык жоболор, эмгекте чыгарылган жыйынтыктар, корутундулар абсолюттук түрдө жаңы экендиги менен чагылдырылат.

**Диссертациялык изилдөөнүн практикалык мааниси** автордун диссертацияда камтылган жоболору, корутундулары жана сунуштары, ошондой эле айрым негизги түшүнүктөрдүн такталган аныктамалары конституциялык, муниципалдык жана административдик укукта, мамлекеттик башкаруунун теориясында орун алган боштуктарды

толтургандығында турат. Автор тарабынан алынган жыйынтыктар кийинки илимий изилдөөлөрдө колдонулушу мүмкүн. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизги жоболору колдонуудагы мыйзамдарды ондоодо, ошондой эле коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын укуктук статусун жана алардын өз ара аракеттенүүсүн жөнгө салуучу мыйзамдарды даярдоодо мыйзам чыгаруу практикасында эске алышыши мүмкүн.

Диссертацияда камтылган жоболор жогорку окуу жайларында жогоруда аталган дисциплиналарды окутууда, ошондой эле аталган дисциплиналар боюнча окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоодо колдонулушу мүмкүн.

### **Диссертациянын коргоого коюлуучу негизги жоболору.**

1. Конституциялык укуктун негизинде мамлекеттик органдардын түшүнүгүн талдоо менен мамлекеттик бийликтин коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын төөмөндөгүдөй белгилери аныкталды жана негизделди:

- коллегиялдуу орган 2 же андан көп мүчөдөн турат;
- ушул белгилердин төртүнчүсүндө көрсөтүлгөн органдын башчысынын ыйгарым укуктарын кошпогондо, коллегиялдуу органдын бардык мүчөлөрү өз кызмат орундарын бирдей түрдө әэлешет жана бирдей кызматтык укуктарга ээ болушат;
- коллегиялдуу органдын башчысы бул органдын курамынан анын мүчөлөрү тарабынан шайланат жана алар тарабынан кызмат ордунан четтетилиши мүмкүн;
- коллегиялдуу органдын жетекчиси жетекчилик кылуучу органдын ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон уюштуруу-башкаруу мүнөзүндөгү анча чоң эмес ыйгарым укуктарга ээ жана ошол органдын мүчөлөрүнө жана ушул коллегиялдуу органдын иши менен байланышпаган башка адамдарга карата жеке тартипте укук колдонуу актыларын кабыл алууга укугу жок;
- коллегиялдуу орган өзүнүн аймактык бөлүмчөлөрүн түзбөйт. Жеке башкаруучу орган бир нече мүчөдөн турушу мүмкүн экендигин кошпогондо, негизинен жогоруда саналып откөн коллегиялдуу органдын мүнөздөмөлөрүнө карама-каршы көрсөткүчтөр жеке башкаруучу мамлекеттик органдын белгилери болуп саналат.

2. Мамлекеттин коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын иштешинин тарыхый негиздерин ачып берүүдө, алардын калыптануусунун жана өнүгүүсүнүн негизги 4 этапы аныкталды:

- биринчи этапта, мамлекеттин пайда болуусунда коомдук өз алдынча башкаруунун уруулук органдары ишмердүүлүктүн коллегиялдуу же болбосо жеке башчылык мүнөзүн сактап калуу менен мамлекеттик органдарга трансформацияланганы изилденген. Батыш жолу менен мамлекеттер пайда болгондо - бул Байыркы Грецияда жана Байыркы Римде мамлекеттүүлүктүн калыптанышы, мамлекеттик механизмде коллегиялдуу органдар чоң роль ойногон. Чыгыш өлкөлөрүндө мамлекеттердин чыгыш жолу менен пайда болушунда аларда мамлекеттик жеке башкаруу ишке ашырыла баштаган.

- экинчи этапта, Кыргызстандын тарыхынын XVI - XIX-кылымдарында кыргыздарда жеке уруу башкаруучулары менен бирге бийлердин соту, курултай сыйктуу коллегиялдуу органдар иштеген.

- үчүнчү этапта, Совет бийлигинин доорунда жаңы типтеги мамлекеттик бийлик органдары түзүлгөн: Советтердин съезддери, Борбордук аткаруу комитети, административдик-аймактык бирдиктерде депутаттардын Советтери, эл комиссарлар Совети, эл чарба Совети, андан кийин Жогорку Совет, министрлер Совети, аларда коллегиялдуу башкаруу ишке ашырылган. Мисалы, СССРдин Жогорку эл чарба Советинин (ВСНХ) 11 адамдан турган бюросу, СССРдин эл чарба Советинин (СНХ) 15 кишиден турган коллегиясы болгон. Θз курамы боюнча коллегиялдуу болуу менен бул органдардын чарбалык жетекчиликтин тиешелүү маселелерин кароо жана чечүү үчүн арналган атаянын, ошондой эле коллегиялдуу бөлүмдөрү болгон. Коллегиялдуулуктун окшош формалары бир катар мамлекеттик комитеттердин уюштуруусунда жана ишмердүүлүгүндө да орун алган (мисалы, СССРдин илимий-изилдөө иштерин координациялоо боюнча мамлекеттик комитетинин окумуштуулар кеңеси).

- төртүнчү этапта, постсоветтик мезгилде советтик башкаруу системасы реформаланып, мамлекеттик башкарууда коллегиялдуулук жана жеке башчылык принциптеринин ичинен экинчиси көбүрөөк колдонула баштады. Кыргызстанда 2021-жылдын 10-январында өткөн конституциялык референдумда эл Президентти шайлоо менен бир убакытта республиканын президенттик формасын тандап алган. Бул этапта юрист окумуштуулардын илимий эмгектеринде укуктук мамлекетти, жарандык коомду, парламентаризмди, демократияны, жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, бийлиktи борбордон четтетүүнү жүзөгө ашыруу, мыйзамдуулукту сактоо, адам менен жарандын укуктарын жана Эркиндиктерин камсыз кылуу идеялары айтылат жана коллегиялдуулук, жеке башчылык принциптеринде жеке башчылыкка басым жасалат.

3. Мамлекеттик башкаруунун принциптери катары коллегиялдуулуктун жана жеке башкаруунун конституциялык укуктук негиздери изилденип, ал принциптер мамлекеттик органдардын уюштуруучулук – укуктук негиздеринде артыкчылыктуу экендиги белгиленди. Изилдөөдө Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген коллегиялдуу органдын түзүлүшү жана функциялары тең укуктуулук принцибине негизделингендиги аныкталды. Коллегиялдуулук принциби тең укуктуулук принцибин ишке ашырууга өбелгө түзөт, ал өз кезегинде адилеттүүлүкту жана укуктун бардык башка принциптерин бекитмекчи.

4. Коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдардын ишинин негизиндеги мамлекеттик башкарууну жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндөгү” Конституциялык мыйзамдын 6 – беренесинин 7 – бөлүгүнө төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизүү сунушталды: “Эгерде ушул берененин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттүн

ичинде Жогорку Кеңеш жаңы же кайталап киргизилген талапкерлерди карабаса же карап жана макулдук бербесе, анда Президент ушул мөөнөт аяктағандан кийин Жогорку Кеңешке Министрлер Кабинетинин Төрагасынына жана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) кызмат ордуна башка талапкерлерди сунуштайт” жана ушул беренени 7-1-бөлүк менен төмөнкүдөй мазмунда толуктоо сунушталды: “Эгерде ушул берененин б-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде Жогорку Кеңеш жаңы же кайталап киргизилген талапкерлерди карабаса же карап жана макулдук бербесе, анда Президент ушул мөөнөт аяктағандан кийин аларды Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) кызмат ордуна дайындоого укуктуу”. Ал эми колдонуудагы конституциялык мыйзам бириңиден, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесинин 1 – пунктуна каршы келет. Ал жерде “Министрлер Кабинетинин Төрагасы, анын орун басарлары жана Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү Жогорку Кеңештин макулдугу менен Президент тарабынан дайындалат” деп белгиленген. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши коллегиалдуу мамлекеттик орган болгондуктан конституцияда каралган ыйгарым укугу ишке ашыралбай калууда. Бул Конституциянын жана мыйзамдын үстөмдүгү сыйктуу мыйзамдуулук принциптерин ишке ашырууга, б.а. бардык ченемдик укуктук актылардын жана башка мамлекеттик органдардын укугун колдонуу актыларынын Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык келишине жана мыйзамдуулуктун бирдиктүүлүгүнө, мамлекеттин бардык аймагында мыйзамдарды бирдей түшүнүүгө жана колдонууга өбөлгө түзөт. Эгерде жогорудагы аныкталынган сунуш мыйзамга киргизилсе мамлекеттик башкаруудагы коллегиалдуу өкүлчүлүктүү органдын иши жакшырмак. Ар бир мамлекеттик коллегиялдуу орган макулдашуу жана добуш берүү жолу менен чечим кабыл алган болсо кызматтык ыйгарым укуктарында тең укукуулук принциптери кенири орун алмак.

5. Коллегиялдык өкүлчүлүктүү органдардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын негизинде алардын статусу төмөнкүдөй элементтерден туралы белгиленген: алардын ишинин конституциялык-укуктук негиздери; милдеттери жана функциялары; уюштуруунун жана ишмердүүлүгүнүн принциптери; кызмат мөөнөтү; ишмердүүлүк кепилдиктери; укуктар, милдеттер, жоопкерчилиги; бийликтин башка органдары менен болгон мамилелердин тартиби. Азыркы шартта башкаруучулук маалыматтын көлөмү олуттуу көбөйгөндүгү, башкаруучулук процесстердин татаалдашы, мамлекеттик-башкаруучулук ишмердүүлүктөгү көйгөйлөрдүн курчушу менен мамлекеттик аппараттын ишиндеги коллегиалдуу өкүлчүлүктүү органдардын ишинин натыйжалуулугу аны рационалдаштыруунун маанилүү фактору болуп калат.

6. Мамлекеттин башкаруу формаларындағы коллегиалдуулук жана жеке башкаруучулук принциптерине негизделинген алардын өзгөчөлүктөрү аныкталды. Алсак бириңиден, коллегиалдуу принципке парламенттик

монархия, парламенттик республика, аралаш башкаруу формалары негизделген. Экинчиден, жеке башкаруу принцибине класстык-өкүлчүлүктүү монархия, абсолюттук монархия, дуалисттик монархия, республикалык башкарууда - президенттик башкаруу формасы негизделди.

7. Коллегиялдык жана жеке башкаруу органдын белгилерине ылайык коллегиялдуу органдар мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун төмөнкү органдары болуп саналат: Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети, Жогорку сот, Конституциялык сот, Эсептөө палатасы, шайлоо комиссиялары, областтык соттор, жергиликтүү кеңештер. Президент, Министрлер Кабинетинен тышкary аткаруу органдары, биринчи инстанциядагы соттор, прокуратура органдары, Акыйкатчы (Омбудсмен), Улуттук банк, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары жеке башкаруу органдар болуп саналат.

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жогорку өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруучу коллегиялдуу орган катары конституция боюнча кеңири укуктар берилген. Бирок Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү боюнча конституцияда каралган нормаларды ишке ашырууда кээ бир мыйзамдар кабыл алышыны керектигиabdan маанилүү экендиги белгиленди жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 110 – беренесинде каралгандай Конституциянын учунчү бөлүгүндөгү мамлекеттик органдардын ишинин уюштуруулушу жана тартиби, ошондой эле алардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери конституциялык мыйзамдар менен аныкталары каралды. Алардын катарына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши дагы кирет. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин уюштуруучулук негиздерин жана конституциялык кепилдиктерин жөнгө салган конституциялык мыйзамды иштеп чыгуу керек экендиги аныкталды. Бул мыйзам Жогорку Кеңеште коллегиялдуулук принципин ишке ашырууга шарт түзмөкчү. Кыргыз Республикасынын парламенти мамлекеттик бийликтин жогорку органы болууга тийиш. Бул учун Кыргыз Республикасынын Конституциянын 76-беренесинин 1-бөлүгүн туура баяндоо максатында бул пункттун редакциясын төмөнкүдөй түрдө өзгөртүү киргизүү сунушталды: *"Жогорку Кеңеш-Кыргыз Республикасынын парламенти-мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде көзөмөл кылуу милдеттерин жүзөөгө ашыруучу жогорку коллегиялдуу өкүлчүлүктүү орган болуп саналат".*

9. Конституциянын 85-беренесинин 4-бөлүгү мыйзам чыгаруу демилгеси укугун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасына гана берет, бул коллегиялдуу органдын укуктук статусуна карама-каршы келет. Кыргыз Республикасынын 1993, 2010-жылдагы конституцияларына ылайык мыйзам чыгаруу демилгесинин укугу бүтүндөй Өкмөткө таандык болгон, ошондуктан 85-статьянын жогоруда аталган бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жана аны төмөнкүдөй редакцияда баяндоо сунушталат: «Министрлер Кабинетине».

10. Элдин мамлекетти башкаруу укугун ишке ашырууда Элдик Куултайдын ролун жогорулатуу учун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн 6-пунктуна толуктоолорду киргизүү жана аны төмөндөгүдөй өзгөртүү сунушталууда: «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн бири Президенттин сунуштамасы боюнча, үчтөн бири Элдик Куултайдын сунуштамасы боюнча, ал эми үчтөн бири өзүнүн демилгеси менен шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда аларды кызмат ордунан бошотот».

11. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигин күчтөтүү жана жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууга укугун ишке ашыруу максатында аларды коллегиялдуу өкүлчүлүктүү орган катары жергиликтүү кеңештер шайлашы жана бошотуулары негиздүү.

12. Кыргыз Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү жолжобосун жүргүзүүдө кызыкчылыктардын кагылышын жоюу учун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренесинде Башкы прокурордун Президенттин аракетинде кылмыштын белгилери бар экендиги жөнүндө жана Конституциялык сот тарабынан айып коюунун белгиленген тартибин сактоо жөнүндө корутундуларды берүү жөнүндө ченемдерди алып салуу зарыл, анткени Конституциянын 70-беренесинин 4-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайық, Президент Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Жогорку Кеңештин макулдугу менен Конституциялык соттун судьяларынын ичинен 5 жылдык мөөнөткө Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордuna дайындайт; Конституцияда жана конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордунан бошотот; Конституциянын 70-беренесинин 5-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайық Жогорку Кеңештин макулдугу менен Башкы прокурорду дайындайт; мыйзамда каралган учурларда Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмесинин макулдугу менен Башкы прокурорду ээлеген кызматынан бошотот. АКШ менен Франциянын конституцияларында импичмент процедурасы учурунда кандайдыр бир органдардын корутундусун берүү каралган эмес.

13. Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин күчтөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 89-беренесинин 6-бөлүгүн төмөнкүдөй редакцияда баяндоо менен толуктоо негиздүү: «Эгерде респубикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчёт Жогорку Кеңеш тарабынан канаттандырлык эмес деп табылса, Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт».

14. Демократиялык принциптерди ишке ашыруу жана Конституцияга каршы келбөө учун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандысыздык принцибин сактоо керектиги белгиленди. Бул учун Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү” мыйзамдан бөлүү сунушталууда.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Диссертация изденүүчүнүн жеке өзү аткарған илимий изилдөөсү болуп саналат, анын жүрүшүндө мамлекеттин коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын белгилери, укуктук абалы жана алардын иштөөсүнүн көйгөйлөрү изилденет. Диссертант тарабынан диссертациянын темасы, анын объектиси жана предмети өз алдынча аныкталган, изилдөөнүн максаттары жана милдеттери түзүлгөн, илимий жаңылыгы аныкталган жана диссертациянын коргоого коюлган жоболору чыгарылган.

**Диссертациялык изилдөөнүн натыйжаларын аprobациялоо.** Изилдөөнүн негизги жоболору автор тарабынан «Эгемендүү Кыргызстандын саясий-укуктук жана социалдык-экономикалык көйгөйлөрү» (Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош, 2009-ж.), «Казакстан Республикасынын жер казынасы жана жер казынасын пайдалануу жөнүндөгү мыйзамдын жаңылыктары: көйгөйлөр жана перспективалар» (Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети, Алматы, 2011-ж.), «Садыков окуулары» – 2011-жылдын 23-сентябрь (Абай атындагы КазУПУ, Алматы, 2011-ж.), «Соттук-эксперттик ишмердүүлүктүн заманбап көйгөйлөрү» (Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясы, Бишкек, 2012-ж.) аттуу эл аралық, респубикалык жана аймактык илимий-практикалык конференцияларда баяндалган.

Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары илимий басылмаларда, анын ичинде УАКтын тизмесинде сунушталган рецензияланган алдыңкы илимий журналдарда чагылдырылган жана ошондой эле автор тарабынан: «Коллегиялдуу мамлекеттик башкаруу. Укуктук мамлекеттин жана жарандык коомдун негизи» монографиясын даярдоодо пайдаланылган.

Диссертациялык изилдөөнүн жүрүшүндө алынган тыянаттар жана сунуштар Ош мамлекеттик университетинин тарых-юридика институтунун «конституциялык укук», «муниципалдык укук» дисциплиналарын окутуу үчүн окуу процессине киргизилген жана диссертант тарабынан жогоруда аталган курстар боюнча лекцияларды окууда жана практикалык сабактарды өткөрүүдө колдонулган.

**Диссертациянын натыйжаларынын басылмаларда толук чагылдырылышы.** Диссертациянын негизги жоболору жана корутундулары алтымыш тогуз илимий макалада жана бир монографияда баяндалган. Элүү макала Кыргыз Республикасынын УАК тарабынан сунушталган басылмаларда жарыяланган. Жыйырма жети макала чет элдик илимий басылмаларда, алардын он жетиси РИНЦ индектөө системасына кирген журналдарда жарыяланган. Эки макала Скопус индектөө системасына кирген журналдарда жарыяланган. Он жети макала Кыргыз Республикасынын РИНЦ индектөө системасына кирген журналдарында жарыяланган.

**Диссертациянын мазмуну жана көлөмү.** Диссертация негизги түшүнүктөрдүн жана терминдердин тизмесинен, киришүүдөн, төрт баптан,

16 бөлүмдөн, корутундудан, практикалық сунуштардан жана пайдаланылган адабияттардың тизмесинен турат. Диссертациянын көлөмү 254 бет. Колдонулған булактардың тизmesи 191 аталыштарды камтыйт.

## ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

**Киришүүдө** диссертациянын темасынын актуалдуулугу негизделет, анын максаты, милдеттери көрсөтүлөт, диссертациянын темасынын ири илимий программалар (долбоорлор), негизги илимий-изилдөө иштери менен байланышы көрсөтүлөт, анын илимий жаңылыгы, практикалык мааниси каралат, коргоого коюлган негизги жоболор түзүлөт, изденүүчүнүн жеке салымы, изилдөөнүн натыйжаларынын апробациясы, диссертациянын натыйжаларынын басылмаларда толук чагылдырылышы, диссертациянын түзүмү жана көлөмү жөнүндө маалымат берилет.

**«Конституциялык укук илиминде коллегиялдуулук жана жеке башчылык мамлекеттик башкаруу принцистеринин түшүнүгү»** деген атальштагы биринчи бап өзүнө үч бөлүмдү камтыйт.

**Биринчи баптын «Конституциялык доктрина боюнча мамлекеттик органдардын түшүнүгү, белгилери жана классификациясы»** деген атальштагы биринчи бөлүмүндө автор мамлекеттин органын – өзүнө таандык компетенцияга ээ болгон, ага мүнөздүү функцияларды ишке ашыруучу жана механизмдин башка бөлүктөрү жана блоктору менен өз ара аракеттенип мамлекеттин жалпы функцияларын ишке ашыруучу мамлекеттин механизминин түзүүчү бөлүгү катары аныктайт.

Мамлекеттик орган төмөнкү белгилерге ээ: 1) мамлекеттик механизмдин алгачкы элементи болуп саналат 2) мыйзамдын негизинде түзүлөт жана иштейт жана ченемдик укуктук актыларга ылайык өзүнүн компетенциясына ээ болот; 3) башка мамлекеттик органдар жана мекемелер менен өз ара аракеттенүүдө өз компетенциясын ишке ашырат, мамлекеттин милдеттерин жана функцияларын аткарат; 4) юридикалык жактын белгилерине, тиешелүүлүгүнө жараша обочолонгон мүлккө, башка материалдык базага жана финансыйлык каражаттарга ж.б.у.с. ээ; 5) башка юридикалык жактардан айырмаланып, мамлекеттин органы, мамлекеттик бийлиktи жүзөгө ашырууда, жалпыга милдеттүү укуктук актыларды чыгарууга укуктуу: ченемдик, колдонуу, чечмелөө; 6) белгилүү структурага ээ жана мамлекеттик кызматкерлерден турат; 7) мамлекеттин органы чечим чыгарууга укуктуу, б.а. чечүүчү болуп саналат, бирок анын түзүмдүк бөлүмдөрү катары чечими сунуш кылуучу кенешүүчү-сунуштоочу органдары бар; 8) Мамлекеттик органдын мажбурлоого монополиялык укукка ээ болушу жогоруда аталган өзгөчөлүк менен байланышкан.

Мамлекеттик органдарды классификациялоо ар кандай негиздер боюнча жүргүзүлөт. Ошентип, бөлүнүү принципине ылайык, алар мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот болуп бөлүнөт. Уюшулуу ыкмасы боюнча мамлекеттик органдар баштапкы жана туунду болуп бөлүнөт. Мамлекеттик органдардын компетенциясынын мүнөзү боюнча жалпы жана атайын компетенциядагылар болот. Иштешинин аймактык деңгээлине жараша мамлекеттик бийлик органдары жогорку жана жергиликтүү болуп бөлүнөт. Мамлекеттик бийлик органдарынын иштөө мөөнөтү боюнча туруктуу жана

убактылуу болуп бөлүнөт. Башкаруунун тийиштүү жөнгө салуучу жана күч методдорун колдонуунун негизинде мамлекеттик органдар жөнгө салуучу жана күч органдарына бөлүнөт. Ишинин өзгөчөлүктөрү жана чечимдерди кабыл алуу тартиби боюнча мамлекеттин органдары коллегиялдуу жана жеке башкаруучу болуп бөлүнөт [Перевалов В.Д. *Теория государства и права: учебник*. – М.: Высшее образование, 2008.-84-б.]. Мамлекеттик ишти жүзөгө ашыруу формасы боюнча мамлекеттин органдары өкүлчүлүктүү, аткаруучутескөөчү, сот, прокурордук жана башка контролдук-көзөмөлдөөчү органдарга бөлүнөт; ... ишмердүүлүктүн укуктук формалары боюнча – укук чыгаруучу, укук колдонуучу жана укук коргоочу болуп бөлүнөт [Перевалов В.Д. *Теория государства и права: учебник*. – М.: Высшее образование, 2008.-84-б.].

Коллегиялдуу органдардын жеке башкаруу органдарга үстөмдүк кылуусу менен өлкөдө демократия өнүгүп, адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого шарттар түзүлөт, анткени коллегиялдык органда мыйзам бузууларга каршы туруу үчүн тоскоолдуктар түзүлөт, атап айтканда, коррупция менен күрөшүү мыйзам бузууларга каршы туруу үчүн шарттар түзүлөт.

Диссертант коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдардын өзгөчөлүктөрүн талдап, алардын төмөнкү белгилерин аныктаган: 1) коллегиялдуу орган 2 же андан көп мүчөдөн турат; 2) коллегиялдуу органдын бардык мүчөлөрү өз кызматтарын бирдей ээлөөгө, бирдей кызматтык укуктарга ээ болушат жана ошого жаразша бардык чечимдер органдын бүткүл курамы тарабынан коллегиялдуу түрдө кабыл алынат; 3) коллегиялдуу органдын жетекчиси бул органдын мүчөлөрүнүн ичинен анын мүчөлөрү тарабынан шайланса жана алар тарабынан ээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн. 4) коллегиялдуу органдын жетекчисинин уюштуруучулук-башкаруучулук мүнөздөгү анча чоң эмес ыйгарым укуктары болот; жетектөөчү органдын ишин уюштуруу жана бул органдын мүчөлөрүнө жана бул коллегиялдуу органдын ишине тиешеси жок башка адамдарга карата мыйзамдарды колдонуу актыларын жекече кабыл алууга укугу жок; 5) коллегиялдуу орган өзүнүн аймактык бөлүмдөрүн түзбөйт. Жеке башкаруу мамлекеттик органдын мүнөздөмөлөрү, негизинен, анын бир нече мүчөдөн турушу мүмкүн экенин эске албаганда, жогоруда саналып өткөн коллегиялдуу органдын мүнөздөмөлөрүнө карама-каршы келет.

**Бириńчи баптын «Мамлекеттин коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын иштешинин тарыхый-укуктук аспектилери»** деген атальштагы экинчи бөлүмүндө алгачкы обшиналык түзүлүштүн тушунда да мамлекеттүүлүк жок кезде коллегиялдуу жана жеке башкаруучу органдар болгондугу белгиленген. Алгачкы-жамааттык түзүлүштө, мамлекеттүүлүк жок кезде коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдары болгон. Мамлекетке чейинки коомдогу коллегиялдуу орган коомдун бардык жашы жеткен мүчөлөрүнүн чогулушу, жеке башчылык органдар жыйын тарабынан шайланган уруу башчылар, аскер башчылары болгон.

Мамлекеттин пайда болушу менен коомдук өз алдынча башкаруунун бул уруулук органдары ишмердүүлүктүн коллегиялдуу же болбосо жеке башчылык мүнөзүн сактап калуу менен акырындык менен мамлекеттик органдарга трансформацияланган. Мамлекет жана укук теориясында мамлекеттин пайда болушунун эки негизги жолу бар: батыш (европалык) жана чыгыш (азиялык өндүрүш ыкмасы). Батыш жолу менен мамлекеттер пайда болгондо – бул Байыркы Гречияда жана Байыркы Римде мамлекеттүүлүктүн калыптанышы, мамлекеттик механизмде коллегиялдуу органдар чон роль ойногон. Бул мамлекеттерде өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдар аркылуу ишке ашырылуучу өкүлчүлүктүү демократия биринчи жолу өнүккөн. Мыйзам чыгаруучу гана эмес, аткаруу жана сот органдары да коллегиялдуу болгон. Мамлекеттердин пайда болушунун чыгыш жолу боюнча менен коллегиялдуу органдардын мааниси маанисиз болуп калды же алар таптакыр иштебей калды, натыйжада чыгыш мамлекеттеринин абсолюттук көпчүлүгүндө чыгыш деспотиясы деп аталган саясий бийлиktи жүzөгө ашыруунун антидемократиялык, ырайымсыз каражаттарын жана ыкмаларын колдонгон жалгыз башкаруучунун башкаруусу өнүгө баштады. XIII-кылымдан мулкүк-өкүлчүлүк институттары түзүлүп, монархтын ыйгарым укуктары чектелип турганда, мулкүк-өкүлчүлүктүү монархия өнүгө баштаган. Англияда 1265-жылы парламент, 1302-жылы Францияда Генералдык штаттар жана башка өлкөлөрдөгү ушул сыйктуу мекемелер түзүлгөн.

Кыргызстандын тарыхынын XVI - XIX-кылымдарында кыргыздарда жеке уруу башкаруучулары менен бирге бийлердин соту, куруттай сыйктуу коллегиалдуу органдар иштеген.

Мамлекеттердин түзүлүшүнөн тартып мамлекеттин механизми өнүккөн жана татаалдашкан, жаңы органдар пайда болгон, мурдагы органдар аткарган функцияларына ылайык өзүнчө мекемелерге бөлүнгөн. Коллегиялдуу жана бирдиктүү органдар жогоруда айтылгандай эволюциялык жана революциялык жол менен өнүккөн.

Мамлекеттик жана коомдук башкаруунун өнүгүшү менен катар бул институттар жөнүндөгү доктриналар да өнүккөн. Байыркы философтор жана юристтер Платон, Аристотель, Цицерон жана башкалардын өз эмгектеринде мамлекет жана анын формалары ой жүгүртүлгөн.

Революцияга чейинки россиялык изилдөөчүлөр М.М. Сперанский, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, В.М. Гессен, Ф.Ф. Кокошкин мамлекеттик башкарууда коллегиалдуулуктун жана жеке башкаруунун принциптерин түздөн-түз изилдешкен эмес, укуктук мамлекет, өкүлчүлүктүү башкаруу, конституционализм, элдик суверенитет жөнүндө жалпы идеяларды карашкан.

Коллегиялдуулукту жана жеке башчылыкты советтик мамлекеттик ишмерлер жана коом таануучулар изилдешкен. Ошентип, В. И. Ленин коллегиялдуулукту жана жеке башчылыкты советтик башкарууну уюштуруунун эки түрү катары мүнөздөгөн [В. И. Ленин Соч., т. 30, 285—289-б.]. Мамлекеттик башкарууда коллегиялдуулук жана жеке башчылык

принциптерин айкалыштыруу зарылдыгы жөнүндө В.И. Лениндин идеяларын ишке ашырууну советтик мамлекеттик ишмерлер (Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев) өздөрүнүн программалык документтеринде В.Д. Сорокин, Ю. Е. Шмелев, Ю. М. Козлов, И.П. Сафонова, И.Л. Давитидзе, Е.В. Шорин сыйктуу ж.б. советтик окумуштуулардын эмгектеринде изилдөөнүн объектиси болгон.

А.В. Минашкин, А.А. Хантуев, В.Н. Хорьков, О.А. Лакаев сыйктуу ж.б. постсоветтик россиялык окумуштуулар мамлекеттик бийлик органдарынын ишинде коллегиялдуулук жана жеке башкаруу принциптерин айкалыштырууну сунушташат.

Кыргызстандык жана Казакстандык окумуштуу-юристтердин илимий эмгектеринде укуктук мамлекетти, жарандык коомду, парламентаризмди, демократияны, жергиликтүү өз алдынча башкарууну калыптандыруу жана иштетүү, борбордон ажыратууну жүзөгө ашыруу, мыйзамдуулукту сактоо, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу ж. б. көйгөйлөрү каралган.

Европада коллегиялдуу органдардын өнүгүү тарыхы 2,5 мин жылдан ашуун убакытты камтыйт жана коллегиялдуу орган жана анын чечим кабыл алуусунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө окуулар ошого жараша өнүккөн. Жеке башкаруу дагы изилдөөнүн объектиси болгон. Батышта ал жактагы парламентаризмдин өнүгүшүнө байланыштуу коомдун бардык катмарларынын кызыкчылыктарын максималдуу түрдө эске алуу максатында бул коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдын чечимдерин кабыл алуу тартибине өзгөчө көңүл бурулган. Ошентип, алыски чет өлкөлүк авторлор (Плутарх, Кенже Плиний, Кондорсе, К. Эрроу В. Парето, Н. Калдор, Дж. Хикс ж. б.) коллегиялдуулук принцибин, атап айтканда, коллегиялдуу органда добуш берүү көйгөйлөрүн, жамааттык тандоонун жана жеке каалоолордун катышын антикалык мезгилден бери деталдуу карап келишет.

**Биринчи баптын «Мамлекеттик башкаруунун принциптери катары коллегиялдуулуктун жана жеке башкаруунун конституциялык укуктук негиздери»** деген атальштагы үчүнчү бөлүмүндө Конституцияда келтирилген мамлекеттик жана муниципалдык органдар же коллегиалдуулук, же жеке башчылык принциптеринин негизинде иштеши талданат. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, юридикалык тенчилик, социалдык эркиндик, гумандуулук, демократизм, мамлекеттин жана инсандын өз ара жоопкерчилиги, күнөө үчүн жоопкерчилик, сот өндүрүшүндөгү атаандаштык жана маалымдуулук, мүлктүк мамилелердеги тенчилик ж.б. жалпы укуктук, тармактар аралык жана тармактык принциптерин жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик башкаруунун принциптери катары коллегиалдуулуктун жана жеке башчылыктын артыкчылыктуу мааниси негизделет.

В.К.Бабаев белгилегендей укук принциптеринин ортосунда белгилүү бир иерархия, биринчилик жана белгилүү принциптердин ырааттуулугу бар. Ошентип, Рим стоик философу Л.А. Сенека тендик адилеттүүлүктүн башталышы деп айткан *[Высказывания известных людей о государстве]*,

*обществе и религии* [Электрондук ресурс]. – Кирүү режими: [http://ikatkov.info/Orwell\\_3.html](http://ikatkov.info/Orwell_3.html) – атальшиы экрандан. (Кайрылуу датасы: 1.02.2024)]. Белгилүү немис юристи Радбрух формалдуу адилеттүүлүк принцибинин маанисин тендик принциби аркылуу ачып берген. И. Зейме ошондой эле тендик адилеттүүлүктүн ташы деп эсептеген жана алар чогуу эркиндиктин маңызын түзөт деп эсептейт. Б. Шоунун айтымында тендик-бул коомдук түзүлүш үчүн, тартип, мыйзамдуулук, жакшы адеп-ахлак жана аларга чындал ылайыктуу адамдарды жогорку кызматтарга тандоо үчүн бирден-бир бекем негиз *[Афоризмы и высказывания писателей, философов, поэтов и выдающихся деятелей* [Электрондук ресурс]. – Кирүү режими: <http://www.besoch.com/?p=viewapho&id=11> – атальшиы экрандан. (Кайрылуу датасы: 1.02.2024)].

Жогоруда аталган окумуштуулардын жана ойчулдардын көз караштарына ылайык тендик принциби башка принциптерди ишке ашыруу үчүн негиз болуп саналат. Ошентип, төмөнкү иш-аракет алгоритмин курууга болот: коллегиялдуулук принциби → тендик принциби → калган укук принциптери

Коллегиялдуу органдардын иш-аракеттери тендик принцибине, ал эми жеке башкаруу органдар теңсиздик принцибине негизделген. Коллегиялдык органда чечим кабыл алуунун төң укуктуулугу жана коллегиялдуу тартиби коомду бакубатчылыкка, мамлекетти кудуретке алып баруучу ойлонулган, салмактуу жана адилет чечимдерди кабыл алуунун фактору болуп саналат. Коллегиялдуу мамлекеттик башкаруу болгон жана болуп жаткан мамлекеттер материалдык жана руханий маданияты жогору өнүккөн өлкөлөр болгон жана болуп келгендигин адамзат тарыхы тастыктайт, мисалы, Байыркы Греция, Байыркы Рим, Батыш Европа өлкөлөрү азыркы мезгилден бери, АКШ, Канада, Япония, Австралия, Жаңы Зеландия, Израиль ж.б.

Жеке башчылык принцибинин артыкчылыктары бар, мисалы, кызмат адамына иш-аракет эркиндиги берилет, ал оперативдүү чечимдерди кабыл алат, өзүнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн чыгармачылык менен ишке ашыра алат. Жеке башкаруунун терс жагы-коррупциянын өнүгүү мүмкүнчүлүгү: кызматтык ыйгарым укуктарды кыянаттык менен пайдалануу, ашыкча колдонуу жана башка кызматтык кылмыштарды жасоо жана жогоруда биз карап чыккан башкаруунун бул ыкмасынын эң жаман кесепттери. Жеке башкаруу принцибинин оң жактарын ишке ашыруу үчүн бирдиктүү мамлекеттик органга же кызмат адамына коллегиялдуу органдын көзөмөлү жүргүзүлүшү керек.

Укук принциптерин кароого байланыштуу автор Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдерин талдаган. Негизги Мыйзамдын 1,2 бөлүмүндө: конституциялык түзүлүштүн негиздери, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери укуктук ченемдер уюштуруучу же ченем-принциптер болуп саналат. Кыргызстандын Конституциясынын калган 3,5 бөлүмдөрүндө: Президент, мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги, атайын статусу бар мамлекеттик

органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби, нормалары жөнгө салуучу болуп саналат. Аларда мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ыйгарым укуктары түздөн-түз көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1,2-бөлүмдөрүнүн ченемдерин ишке ашыруу анын 3-5-бөлүмдөрүнүн ченемдерин ишке ашырууга, б.а. мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ыйгарым укуктарын тиешелүү ишке ашырууга жараша болот.

**«Мамлекеттик башкарууну ишке ашырууда коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын конституциялык укуктук статусу»** деген атальштагы экинчи бап үч бөлүмдөн турат.

**Экинчи баптын «Коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдардын ишинин негизиндеги мамлекеттик башкаруу»** деген атальштагы биринчи бөлүмүндө **диссертациялык изилдөөнүн объектиси** болуп Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын укуктук статусун белгилөөгө жана иштешине байланыштуу түзүлгөн коомдук мамилелер аныкталган.

**Изилдөөнүн предмети** болуп Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын укуктук статусун белгилөөчү жана ишин жөнгө салуучу укуктук ченемдердин жыйындысы, ошондой эле ата мекендик жана чет өлкөлүк авторлордун илимий концепциялары саналат.

**Диссертациялык изилдөөнүн усулдук базасын** билүүнүн илимий усулдарынын комплекси түзгөн: диалектиканын классикалык ықмалары: материалисттик диалектика, субъективдүү идеализм; жалпы ықмалар: жалпылаштыруу, салыштыруу, байкоо, модельдештириүү; жалпы илимий ықмалар: анализ, синтез, логикалык, индукция, дедукция, системалык, функционалдык; жеке илимий ықмалар: тарыхый анализ, эмпирикалык, аксиологиялык, социологиялык; атайын-юридикалык ықмалар: салыштырма укуктук, формалдуу юридикалык.

Автор башкаруучу таасирлерди үч этаптан турган процесс катары аныктайт: максат коюу, уюштуруу жана жөнгө салуу.

Тиешелүү уюштуруу жана жөнгө салуу мүнөзү коюлган максатка жараша болот. Демек, мамлекеттик башкарууда мамлекеттик башкаруунун максаттарынын түзүлүшүнүн тууралыгына, тагыраагы аларды даярдоонун предметине өзгөчө көнүл буруу керек. Мамлекеттик башкаруунун максаттары стратегиялык, ыкчам жана тактикалык болуп бөлүнөт. Коллегиялдуу жана жеке башкаруучу органдардын өз ара аракеттенүүсүнүн негизинде бул максаттар төмөнкү органдарды түзүшүү максатка ылайыктуу: коомдук турмуштун башкы жана маңызын билдириүүчү стратегиялык максаттар эл арасында калыптанышы жана өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдар тарабынан ишке ашырылышы үчүн кабыл алынышы керек.

Оперативдүү жана тактикалык максаттар жеке башкаруучу аткаруу жана сот органдары, ошондой эле коллегиялдуу соттор тарабынан түзүлүгө жана жетишилүгө тийиш. Стратегиялык максаттар Конституцияда жана мыйзамдарда, оперативдүү жана тактикалык максаттар мыйзам алдындагы жана укук коргоо актыларында белгилениши керек.

Натыйжалуу мамлекеттик башкаруу жеке башкаруу органдарына иш жүргүзүүгө эркиндик берилгенде, бирок коллегиялдуу органдын көзөмөлүндө болгондо пайда болушу мүмкүн. Ишмердүүлүктүн эркиндиги башкаруу процесстеринин ар бир катышуучусунун демилгесинин, чыгармачылыгынын жана өз алдынча аракетинин көрүнүшүн болжолдойт, бул эң жакшы чечимдерди тандоодо жана аларды ишке ашыруунун каражаттарын пайдаланууда эркиндиктин шарттарында гана мүмкүн болот. Өз кезегинде мындай эркиндик башкарууга жоопкерчиликтүү мамилесиз жана башкаруу процесстеринин бардык катышуучуларынын өз аракеттеринин социалдык кесепттери учун конкреттүү жоопкерчилигисиз мүмкүн эмес. Эркиндик жана жоопкерчилик - бул бир тыйындын эки таабы, алар бири-бирин толуктап жана бекемдеп, өз ара байланышта иштеп жана өнүгө алат [Атаманчук Г.В. *Теория государственного управления: Курс лекций*. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. –С. 405-406].

Коррупция биздин өлкөдө гана эмес, учунчү дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде курч көйгөйлөрдүн бири. Коррупция (латын тилинен *corruptio* - сатып алуу) - саясий же мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндөгү, кызмат адамдары тарабынан аларга ишенип берилген укуктарды жана ыйгарым укуктарды жеке баюу максатында пайдалануудан турган кылмыштуу ишмердүүлүк [Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. *Юридическая энциклопедия*. – М., 1998. –302-б]. Коррупция мамлекеттик бийликти туура эмес уюштуруунун, туура иерархиянын сакталбагандыгынын, алардын ортосунда ыйгарым укуктарды туура эмес бөлүштүрүүнүн, зарыл көзөмөлдүн жоктугунун кесепети.

Жеке башчы кызмат адамы же ошол жеке башкаруу органындагы кызмат адамы коллегиялдуу органдан айырмаланып бирөөдөн уруксат сурабайт, чечим добушка коюлбайт, ошондуктан жеке өзү чечим кабыл алат, ал эми экономикалык кризистин, жашоо деңгээлинин төмөндүгүнүн мезгилиnde, балким, андай себептерсиз бул жеке кызмат адамы жеке кызыкчылыгы учун да чечим кабыл алышы мүмкүн. Коллегиялдык органда коррупциялык укук бузууларды жасоо учун тоскоолдук коюлат, анткени коллегиялдуу органдын мүчөлөрү бири-бирин көзөмөлдөп, макулдашуу жана добуш берүү жолу менен чечим кабыл алышат.

**Экинчи баптын «Мамлекеттик коллегиялдуу өкүлчүлүктүү башкаруунун рационалдуулугу жана легитимдүүлүгү»** деген аталыштагы экинчи бөлүмүндө өлкөнүн калкынын кызыкчылыктарын билдириүүдө жана камсыз кылууда бардык башка мамлекеттик органдардын коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдарына жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөө - мамлекеттик башкаруунун рационалдуу ыкмасы экендиги негизделген.

Мамлекеттик административдик таасирдин негизин түзгөн адамдардын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн аныктоого башка мамлекеттик органдардын иштешине караганда көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдардын иши. Коллегиялдуулук принцип катары гана эмес, ошондой эле башкаруу ишин уюштуруунун формасы катары мамлекеттик башкаруунун стилин рационализациялоонун резерви катары чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Чечим кабыл алууда же иш-аракетти аткарууда коллегиялдуулук ар кандай адамдардын ой-пикирлерин алардын жеке билими, тажрыйбасы, кызыкчылыктары, максаттары жана руханий баалуулуктары менен оптималдуу интеграциялоону карайт. Натыйжалуу мамлекеттик башкаруу жана легитимдүү мамлекеттик бийлик төмөнкү шарттарда мүмкүн: 1) мамлекеттин органдарынын компетенциясы алардын коомдогу арналышына ылайык келүүгө тийиш жана референдумда же коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдар тарабынан бекитүү жолу менен эл тарабынан аныкталууга тийиш.; 2) Мамлекеттик жана муниципалдык органдар реалдуу максаттарды жана пландарды кооп, аларды өз убагында ишке ашырууга милдеттүү; 3) мамлекеттик бийлик борбордон ажыратылыши керек; 4) мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары өз ишинде демократиялык усулдарды пайдаланууга тийиш; 5) мамлекеттик бийлик органдарынын ички түзүмү жана алардын өз ара жана коом менен өз ара аракеттенүү тартиби калк үчүн татаал жана түшүнүктүү болбошу керек, анткени эл мамлекеттик башкарууга толук кандуу катышууга тийиш; 6) Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды финанссылык, материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу тийиштүү дөнгөлдөрдө жүзөгө ашырылууга тийиш; 7) мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жана алардын кызмат адамдарынын чечимдери жана аракеттери мыйзамдарга ылайык келүүгө тийиш; 8) мамлекеттик жана муниципалдык органдар адамдардын кызыкчылыктарын, керектөөлөрүн жана максаттарын ишке ашырууга тийиш; 9) мамлекеттик, коммерциялык же мыйзам менен коргулуучу башка сырды камтыган маалыматтарды кошпогондо, мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын иши жөнүндө жарандардын маалымдуулугу; 10) башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары өз ишмердүүлүгүндө моралдык талаптарды жетекчиликке алуулары керек; 11) Мамлекетте илимий-техникалык прогресс камсыз кылышууга тийиш.

**Экинчи баптын «Мамлекеттин формаларынын калыптанышына коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын таасири»** деген аталыштагы үчүнчү бөлүмүндө башкаруу формасы боюнча мамлекеттер монархиялык жана республикалык болуп бөлүнөрү көрсөтүлгөн. Бул эки негизги форма да өз кезегинде түрчөлөргө бөлүнөт. Бул классификация, биздин оюбузча, башкаруунун эки принцибинин биригин үстөмдүгүнүн негизинде жүргүзүлөт: коллегиялдуулук жеке башкаруу. Жогоруда аталган

принциптердин ар биригин үстөмдүгүнө жараза башкаруунун бардык формаларын эки топко бөлөбүз.

1. Коллегиялдуулук принцибине негизделген башкаруу формалары: Афина Демократиялык Республикасы, Спартан аристократиялык республикасы, Рим республикасы, феодалдык доордогу шаар-республикалар, парламенттик монархия, парламенттик республика, Париж коммунасы, советтик республика, элдик-демократиялык республика, аралаш республика.

2. Жеке башчылык принцибине негизделген башкаруу формалары: байыркы чыгыш монархиясы, байыркы рим монархиясы, алгачкы феодалдык монархия, феодалдык бытырандылык доорундагы монархия, мүлктүк-өкүлчүлүктүү монархия, абсолюттук монархия, дуалисттик монархия, президенттик республика.

Автор мамлекеттик башкарууда коллегиялдуу органдардын үстөмдүгү мамлекеттик бийликті борбордон ажыратууга алып келет жана тескерисинче, жеке башкаруучу органдардын үстөмдүгү анын борбордошуусуна шарт түзөт деген тыянакка келет.

Борбордон ажыратууда жергиликтүү мамлекеттик органдар төмөнкүчө түзүлөт: өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдар (кеңештер) эл тарабынан шайланат. Өз алдынча же анын катышуусу менен аткаруу органы түзүлгөн аткаруу органынын же жергиликтүү администрациянын башчысы администрациялык-аймактык бирдиктин калкы же жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу орган (кеңеш) тарабынан шайланат. Автордун пикири боюнча борбордон ажыратылган мамлекеттин шартында администрациялык-аймактык бирдиктин аткаруу органынын башчысынын кызмат ордун ээлөөнүн эң мыкты ыкмасы болуп аны жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу орган тарабынан шайлоо саналат. Жергиликтүү аткаруу органдарынын башчыларын шайлоо менен жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдар аларды реалдуу жана катуу көзөмөлдөй алышат. Жергиликтүү аткаруу органынын башчысынын жана жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат ордун ээлөөнүн эң начар жолу-бул аларды жергиликтүү жамаат тарабынан шайлоо.

Жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдар тарабынан мамлекеттин борбордук органдарынын кийлигишүүсүз жергиликтүү аткаруу органдарынын башчыларын өз алдынча шайлоодо бийликтин ыйгарым укуктарынын бөлүгү борбордон жер-жерлерге өткөрүлүп берилет. Ошентип, өлкө боюнча саясий бийлик төң бөлүштүрүлүп, мамлекеттик төңкөрүштөрдү, элдик көтөрүлүштөрдү, революцияларды болтурбоочу борбордук мамлекеттик бийликтөрдөн толкундануу байкалбайт.

Мыйзамдарда жана ошого жараза КМШнын айрым өлкөлөрүндө, анын ичинде Россияда жана Кыргызстанда окуу жана илимий адабияттарда мурда Совет мамлекетинин тушунда мамлекеттик органдар болуп келген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары азыр мамлекеттик орган катары таанылбай калды. Чындыгында аткарған функциялары боюнча

мамлекеттик органдарды толук камтыган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата мындай мамилелеге биз да макул эмеспиз.

СССРде, мурда айтылгандай, бардык деңгээлдеги советтер мамлекеттик бийликтин органдары болуп эсептелген. Казакстанда мурдагы кенештер азыр маслихаттар жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткарат жана мамлекеттик орган катары таанылат. Мамлекеттик органдар, биздин пикирибиз боюнча, бийлик органдары болуп эсептелет, кызмат адамдары калк тарабынан шайланат же жогору турган органдар тарабынан дайындалат жана ченемдик укуктук актыларды же укук колдонуу актыларын чыгарат жана ар кандай түрдө мамлекеттик башкаруу менен алектенет жана ынандыруу жана мажбурлоо ыкмаларын колдонушат. Жогоруда аталган аныктаманын негизинде Кыргызстанда жогоруда аталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктук статусу мамлекеттик органдардын статусуна толук ылайык келет.

В.Е. Чиркин борборлоштуруу даражасы боюнча унитардык мамлекеттер борборлоштурулган, борбордон ажыратылган жана салыштырмалуу борбордон ажыратылган деп бөлүнөт деп эсептейт. Федеративдик мамлекеттер борбордон ажыратылган деп таанылат, анткени алардын түзүүчү субъектилеринин өздөрүнүн мыйзам чыгаруу, аткаруу жана азыраак сот органдары бар. Учунчү дүйнө өлкөлөрүндө же борборлоштурулган федерациялар бар, аларда жергиликтүү бийлик органдары менен катар борбордон дайындалган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун негизги багыттарын аныктоочу кызмат адамдары бар, же федерациялар субъекттердин аткаруу органдарынын башчылары жергиликтүү калк тарабынан шайланат. Конфедерацияларга токтолсок, автор мамлекеттерди ассоциацияларга жана конфедерацияларга бириктирген негизги фактор бул өлкөлөрдүн мамлекеттик башкаруусунда коллегиялдуу органдардын басымдуулук кылышы экенин белгилейт.

Автор саясий режимдин мүнөзүнө коллегиялдуу же жеке башкаруучу органдардын үстөмдүгү таасир этет деп ырастайт. Ошентип, коллегиялдуу органдардын жеке башкаруучу органдарга үстөмдүк кылуусу менен демократиялык режим байкалат жана тескерисинче, жеке башкаруунун артыкчылыктуулугу менен коллегиялдуу органдардын үстүнөн башкаруудан антидемократиялык режим жүзөгө ашырылат.

Автор тарабынан демократиялык режимдин маңызы жана анын түз жана өкүлчүлүктүү формасы каралат.

Жеке башкаруу принциптери деспоттук, тирандык, тоталитардык, фашисттик, авторитардык жана башка режимдер түрүндө антидемократиялык режимдин өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Бул режимдердин негизги өзгөчөлүгү бир инсандын – башкаруучу таптын, саясий партиянын, белгилүү социалдык топтун же калктын башка бөлүгүнүн өкүлүнүн саясий үстөмдүгү болуп саналат.

**«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу органдарынын**

**конституциялык укуктук мүнөздөмөсү»** деген атальштагы үчүнчү бап беш бөлүмдөн турат.

**Үчүнчү баптын «Жогорку Кеңеш Қыргыз Республикасынын жогорку өкүлчүлүктүү жана коллегиялдуу органы катары»** деген атальштагы биринчи бөлүмүндө автор Жогорку Кеңештин укуктук статусун талдайт жана ал коллегиялдуу органдын бардык беш белгисине ылайык келерин белгилейт.

1. Жогорку Кеңеш 5 жылдык мөөнөткө шайланган 90 депутаттан турат, бир шайлоо округунда пропорционалдык система боюнча 54 депутат жана бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык система боюнча 36 депутат шайланат (Кыргызской Республикасынын Конституциясынын 76-беренесинин 2-пункту).

2. Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргызстандын эли тарабынан түз жана жалпы шайлоонун негизинде шайланат жана бирдей расмий укуктарга ээ жана добуш берүү аркылуу бир добуштан чечим кабыл алышат.

3. Жогорку Кеңештин Төрагасы жашыруун добуш берүү менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат. Жогорку Кеңештин Төрагасы Жогорку Кенешке отчет берет жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынган Жогорку Кенештин чечими боюнча кайра чакыртып алынышы мүмкүн (81-б 3-п).

4. Жогорку Кеңештин Төрагасы парламенттин ишин уюштуруу боюнча ыйгарым укуктарды гана жүзөгө ашырат.

5. Жогорку Кеңеш жергиликтүү кеңештерди түзбөйт жана административдик-аймактык бирдиктерде өзүнүн бир дагы аймактык бөлүнүштөрүн түзбөйт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 44-беренесинин 2-абзацына ылайык, мамлекеттик бийлиktи Жогорку Кеңеш жана Президент көрсөтөт жана камсыздайт. Демек, Жогорку Кеңеш менен Президент өкүлчүлүктүү орган болуп саналат. Кыргызстандын Негизги мыйзамынын 76-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, Жогорку Кеңеш эң жогорку өкүлчүлүктүү орган болуп жарыяланган, бирок бул саясий-укуктук чындыкка дал келбейт. Ага байланыштуу диссертант Кыргызстандын Конституциясынын 76-беренесинин 1-бөлүгүн ондоону сунуштайт.

**Үчүнчү баптын «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети коллегиялдуу аткаруу орган»** деген атальштагы экинчи бөлүмүндө юридикалык адабиятта өkmөт коллегиялдуу орган деген пикирлер кенири тараган. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине коллегиалдык органдын белгилери мүнөздүү. В.А. Четверниндин пикери боюнча коллегиялдуу мамлекеттик органдын башчысы, эгерде ал өзү жетектеген коллегиялдуу органдын компетенциясынын чегинде гана эмес, өз алдынча компетенцияга ээ болсо, бир эле учурда жеке башкаруучу орган катары да чыга алат. Мисалы, өkmөттүү төрагасы өkmөттү — коллегиялдуу органды түзүүдө өз алдынча компетенцияга ээ болушу мүмкүн *[Проблемы общей*

*теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. академика РАН, доктора юрид. наук, проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. –291-б].*

Конституциянын 85-беренесинин 4-бөлүгү мыйзам чыгаруу демилгеси укугун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасына гана берет, бул коллегиалдуу органдын укуктук статусуна карама-каршы келет. Кыргыз Республикасынын 1993, 2010-жылдагы конституцияларына ылайык мыйзам чыгаруу демилгесинин укугу бүтүндөй Өкмөткө таандык болгон, ошондуктан 85-статьянын жогоруда аталган бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жана аны төмөнкүдөй редакцияда баяндоо сунушталат: «Министрлер Кабинете».

**Үчүнчү баптын «Кыргыз Республикасындагы коллегиялдуу сот органдары»** деген атальштагы үчүнчү бөлүмүндө Жогорку соттун, Конституциялык соттун, областтык соттордун жана сот арачыларынын коллегияларынын укуктук статусу алардын статусунун коллегиялдык органдын белгилерине ылайык келүүсү карапат. Автор алгач Кыргыз Республикасынын Жогорку жана областтык сотторунун укуктук абалын талдап, алардагы коллегиялдуу органдын бардык 5 белгисин аныктайт. Кыргыз Республикасынын Жогорку, областтык сотторунун негизги функциясы үч судьядан турган соттук курам тарабынан ишке ашырылуучу сот адилеттигин жүзөгө ашыруу болуп саналат. Бул соттук курамдар жогоруда аталган соттордун түзүмдүк бөлүмдөрү болуп саналышат жана ишмердүүлүгүнүн мунезү боюнча коллегиялдуу болуп саналышат, коллегиялдуу органдын белгилерин билдиришет. Диссертант Жогорку соттун жана экинчи инстанциядагы соттордун соттук курамдарында коллегиялдуу органдын 4 белгисин аныктайт. Төрагалык кылуучуну аныктоо бөлүгүндөгү үчүнчү белги гана коллегиялдуу органга ылайык келбайт. Жогорку соттун пленуму Жогорку соттун ишинин түзүмдүк формаларынын бири катары коллегиялдуу органдын бардык 5 өзгөчөлүгүнө ээ. Конституциялык сот коллегиялдуу органдын 5 өзгөчөлүгүнө ээ. Автор Кыргызстандагы конституциялык юстиция органынын өнүгүү тарыхын карайт. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине «сот арачыларынын катышуусу менен сотто иштерди кароонун өзгөчөлүктөрү» деген 45-глава киргизилгендине байланыштуу диссертант ошондой эле сот арачыларынын коллегиясынын курамын, түзүмүн жана укуктук статусун талдаган жана бул орган коллегиялдуу органдын бардык белгилерине ээ экендигин белгилеген.

**Үчүнчү баптын «Атайын статусу бар коллегиялдуу мамлекеттик органдар»** деген атальштагы төртүнчү бөлүмүндө автор шайлоо комиссияларынын жана Эсептөө палатасынын укуктук статусун коллегиялдуу органдын белгилерине ылайыктуулугун талдайт.

Коллегиялдуу органдын биринчи белгисине ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы беш жылдык мөөнөткө түзүлөт жана он эки мүчөдөн турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши Борбордук шайлоо

комиссиясынын мүчөлөрүн: курамынын жарымын Кыргыз Республикасынын Президентинин сунуштамасы боюнча, курамынын жарымын өз демилгеси боюнча менен шайлайт [Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 5-майындагы Конституциясы, - «Эркин Тоо» – 2021-жыл, 5-май - №59]. Элдин мамлекетти башкаруу укугун ишке ашырууда Элдик Куултайдын ролун жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн 6-пунктуна толуктоолорду киргизүү жана аны төмөндөгүдөй өзгөртүү сунушталууда: «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн бири Президенттин сунуштамасы боюнча, үчтөн бири Элдик Куултайдын сунуштамасы боюнча, ал эми үчтөн бири өзүнүн демилгеси менен шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда аларды кызмат ордунан бошотот».

Аймактык шайлоо комиссиясы саясий партиялардын өкүлдөрүнөн жана тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын резервиде турган адамдардан он бирден кем эмес мүчөдөн турган курамда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт. Участкалык шайлоо комиссиясы саясий партиялардын өкүлдерүнөн жана тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясынын резервинен жетиден кем эмес мүчөдөн турган курамда аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт.

Экинчи белги боюнча бардык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү бирдей ыйгарым укуктарга ээ, алар «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинде жана «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин 9-пунктунда жазылган.

Үчүнчү белгиге ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын биринчи жыйналышында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына жана анын эки орун басарына шайлоо өткөрүлөт. Төраганын кызмат ордуна талапкерлер Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан көрсөтүлөт. Добуш берүүгө катышкан Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн добуштарынын жарымынан көбүн алган талапкер Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп шайланды деп эсептелет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басарлары Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан көрсөтүлөт жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын шайлоо үчүн каалган тартипте шайланат. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын шайлоо үчүн белгиленген тартипте шайланат.

Төртүнчү белгиге ылайык Борбордук, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары алар жетектеген органдарды жетектөө боюнча ыйгарым укуктарга гана ээ.

Шайлоо комиссияларында бешинчи белги жок, анткени жогору турган шайлоо комиссиясы төмөн турган белгини түзөт, бирок төрт белги

болгондугуна байланыштуу Кыргызстандагы шайлоо комиссияларын коллегиялдуу органдар деп таанууга болот.

Эсептөө палатасынын, анын Кеңешинин, аппаратынын жана аймактык бөлүмдөрүнүн укуктук абалын талдоо бул мамлекеттик орган коллегиялдуу деп ырастоого мүмкүндүк берет, анткени түзүмү, түзүү ыкмасы жана иштөө тартиби коллегиялдуу органдын мүнөздөмөсүнө ылайык келет.

**Үчүнчү баптын «Жергилиттүү кенештер Кыргыз Республикасындагы жергилиттүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу органдары»** деген аталыштагы бешинчи бөлүмүндө жергилиттүү кенештердин укуктук статусу каралат. Кыргызстандагы жергилиттүү кенештер жергилиттүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү, коллегиялдуу органдары болуп саналат жана алардын укуктук статусу коллегиялдуу органдын бардык беш белгисине туура келет.

1. «Жергилиттүү мамлекеттик администрациялар жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Жергилиттүү кенештердин сандык курамы 45 депутаттан турган Бишкек жана Ош шаарларынын кенештерин кошпогондо, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин калкынын санын эске алуу менен белгиленет.

2. Жергилиттүү кенештер жалпыга бирдей төн жана түз шайлоо укугуунун негизинде жашыруун добуш берүү менен шайлануучу депутаттардан турат. Жергилиттүү кенештердин депутаттары бирдей кызматтык укуктарга ээ.

3. Жогоруда аталган Мыйзамдын 40-беренесинин 1-пунктуна ылайык Жергилиттүү кенештин төрагасы тиешелүү жергилиттүү кенештин сессиясында кенештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен жергилиттүү кенештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

Жогоруда аталган Мыйзамдын 4-пунктуна ылайык жергилиттүү кенештин төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, жергилиттүү кенештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиден кем змесинин добуштары менен ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

4. Жергилиттүү кенештердин төрагалары жетекчилик кылуучу органдын ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон уюштуруу-башкаруу мүнөзүндөгү анча чоң эмес ыйгарым укуктарга ээ.

5. Жергилиттүү кенештер администрациялык-аймактык бирдиктерде төмөн турган кенештерди түзбөйт.

**«Мамлекеттик бийликтин жана жергилиттүү өз алдынча башкаруунун жеке башкаруу органдарынын конституциялык укуктук мүнөздөмөсү»** деген аталыштагы төртүнчү бап беш бөлүмдөн турат.

Төртүнчү баптын «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердүүлүгүнүн жеке башкаруучулук принциби» деген аталыштагы биринчи бөлүмүндө автор Кыргыз Республикасынын Президентинин укуктук статусун талдап, бул институттун иштөөсүндөгү ата мекендик жана чет

өлкөлүк тажрыйбаны салыштырат. Кыргызстандын Президенти дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй эле мамлекеттин жеке башкаруучу органы болуп саналат. Автор Президенттин аткаруу бийлиги чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарын карайт. Диссертант Кыргызстанда коллегиялдуу мамлекеттик башкарууну өнүктүрүүнү жана Германия жана Италия сыйктуу парламенттик республикалардын алдыңкы тажрыйбасын, атап айтканда мамлекет башчысын шайлоо ыкмасын жана Президенттин актыларынын контрасигнатурасын кабыл алууну сунуштайт. Салыштырма-укуктук талдоо жүргүзүү менен ал Кыргызстандын, АКШнын жана Франциянын президенттерине импичмент жарыялоонун жол-жоболорун да карайт. Кыргыз Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү жол-жобосун жүргүзүүдө кызыкчылыктардын кагылышын жоюу үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренесинде Башкы прокурордун Президенттин аракетинде кылмыштын белгилери бар экендиги жөнүндө жана Конституциялык сот тарабынан айып коюунун белгиленген тартибин сактоо жөнүндө корутундуларды берүү жөнүндө ченемдерди алыш салуу зарыл, анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 4-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык, Президент Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Жогорку Кеңештин макулдугу менен Конституциялык соттун судьяларынын ичинен 5 жылдык мөөнөткө Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордуна дайындайт; Конституцияда жана конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордунан бошотот; Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 5-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Жогорку Кеңештин макулдугу менен Башкы прокурорду дайындайт; мыйзамда каралган учурларда Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмесинин макулдугу менен Башкы прокурорду ээлеген кызматынан бошотот. АКШ менен Франциянын конституцияларында импичмент процедурасы учурунда кандайдыр бир органдардын корутундусун берүү каралган эмес.

**Төртүнчү баптын «Жеке башчылыктагы аткаруу бийлик органдарынын укуктук статусу»** деген аталыштагы экинчи бөлүмүндө мамлекеттик бийликтин аткаруу органдарынын ыйгарым укуктарынын жеке башчылык маңызы аныкталат. Кыргызстандын Негизги мыйзамынын 3-бөлүмүнүн 3-главасына [Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 5-майындагы Конституциясы. - "Эркин Too". – 2021-жыл, 5-май, - №59] жана “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 1-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык [“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” 2021-жылдын 11-октябрьндагы № 122 Конституциялык Мыйзамы. – Эркин Too 11.10.2021] Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин Президент, Министрлер кабинети, министрликтөр, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, мамлекет башчысынын облустардагы өкүлчүлүктөрү жана жергиликтуү мамлекеттик администрациялар ишке ашырат.

Министрлөр, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, президенттин облустардагы өкүлчүлүктөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар да жеке башкаруу органдары болуп саналат. Жогоруда аталган аткаруу органдарында консультациялык-кеңешүүчү органдар-коллегиялар иштейт, алардын чечимдери сунуштама мунөзүндө болот жана жогоруда аталган органдар тарабынан тиешелүү актыларды кабыл алуу жолу менен ишке ашырылыши мүмкүн.

Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 89-беренесинин 6-бөлүгүн төмөнкүдөй редакцияда баяндоо менен толуктоо негиздүү: «Эгерде респубикалык бюджеттин аткарылыши жөнүндө отчёт Жогорку Кеңеш тарабынан канаттандырлык эмес деп табылса, Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт».

**Төртүнчү баптын «Кыргыз Республикасындагы биринчи инстанциядагы соттор жеке башкаруу органы катары»** деген аталыштагы үчүнчү бөлүмүндө автор бул соттордун ишмердигинин укуктук негиздерин изилдейт. «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» [2021-жылдын 15-ноябрдагы № 134 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Мыйзамы] Мыйзамдын 32-беренесинин 1-пунктунун 1-пунктчасына ылайык, биринчи инстанциядагы соттор райондук, административдик соттор, шаардагы райондук, шаардык соттор болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 4-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык жергиликтүү соттордун судьялары сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин сунушу боюнча Президент тарабынан биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө, андан кийин курактык чегине жеткенге чейин дайындалат.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Мыйзамдын 34-беренесине ылайык, райондордо жана шаарларда жергиликтүү соттордун курамына алардын жетекчилери жана мүчөлөрү - судьялар кирет. Сот арачыларынын катышуусу менен судья караган иштерди кошпогондо, иштер бир судья тарабынан каралат.

Жогоруда аталган Мыйзамдын 37-беренесине ылайык биринчи инстанциядагы соттун судьясы төмөнкүдөй ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:

- 1) сот иштерин жана материалдарды карайт;
- 2) соттун төрагасынын тапшырмасы боюнча, ошондой эле ушул конституциялык Мыйзамда каралган учурларда төрагалык кылуучунун милдеттерин аткарат;
- 3) сот практикасын изилдейт жана жалпылайт, сот статистикасын талдайт;

4) сот өндүрүшүндө турган иштер жана материалдар боюнча арыздарды жана даттанууларды кошпогондо, жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын карайт;

5) зарыл учурларда жекече аныктоо менен министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилиринин, мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын көнүлүн сот ишин кароонун жүрүшүндө белгиленген мыйзамды бузуу фактыларына, укук бузууну же кылмышты жасоого түрткү берген себептерге жана шарттарга бурага, алар жекече аныктаманын көчүрмөсүн алган күндөн тартып бир айлык мөөнөттө алар тарабынан көрүлгөн чаралар жөнүндө билдириүүгө милдеттүү;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Ошентип, бириңчи инстанциядагы соттун ыйгарым укуктарын бир гана судья ишке ашырат, ага кенири ыйгарым укуктар берилген. Бул ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу көзөмөлдөнүүгө тийиш болгон белгилүү бир иш-аракет эркиндигинин болушун билдирет. Судьянын иши тараптардын даттанууларын берүү же прокурордун судьянын өкүмүнө карата жогору турган сотко сунуштоосу, Судьялар кенешинин Тартип комиссиясы тарабынан судьяларга карата тартиппик жаза чараларын колдонуу жана башка чаралар аркылуу көзөмөлдөнөт.

**Төртүнчү баптын «Атайын статусу бар жеке башкаруу мамлекеттик органдар»** деген аталыштагы төртүнчү бөлүмүндө автор Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын, Улуттук банкынын жана Омбудсмендин (Акыйкатчынын) укуктук статусуна талдоо жүргүзөт.

Прокуратура төмөн турган прокурорлордун жогору турган прокурорго жана Башкы прокурорго баш ийүүсү менен органдардын жана мекемелердин бирдиктүү борборлоштурулган системасын болжолдогон жеке башкаруу принципин негизинде иштейт. Прокурорлордун баш ийүүсү төмөнкүлөрдү камтыйт: 1) жогору турган прокурорлордун кесиптик ишинин маселелери боюнча жазма буйруктарды прокуратуранын төмөн турган кызматкерлери аткарууга милдеттүү; 2) төмөн турган прокурорлор жогору турган прокурорлордун алдында өздөрүнүн кызматтык милдеттеринини аткарылышы учун башчылардын алдында жоопкерчилик тартышат; 3) жогору турган прокурордук кызматкерлер төмөн турган прокурорлордун ишине даттанууларды карайт; 4) жогору турган прокурорлор төмөн турган прокурордук чара көрүү актыларын чыгарууга контролду жүзөгө ашырат.

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 57 - беренесине ылайык Кыргызстандын банкынын жогорку башкаруу органы болуп анын Башкармасы-Улуттук банктын ишинин негизги багыттарын аныктаган жана ага жетекчилики жүзөгө ашырган коллегиялдуу орган саналат. Бирок, банк Башкармасынын укуктук статусун жана

коллегиялдуу органдын белгилерин салыштыруу бул түзүмдүк бөлүм таптакыр коллегиялдуу орган эмес экенин көрсөтүп турат. Ошентип, коллегиялдуу органдын беш белгисинин ичинен Кыргызстан Банкынын башкармасынын укуктук статусуна бирөө гана туура келет: Кыргызстан Башкармасы 7 мүчөдөн турат. Жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргыз Банкынын иши коллегиялдуулук жана жеке башкаруу принципперинин айкалышынын негизинде, бирок акыркысы үстөмдүк кылган учурда жүзөгө ашырылат деген тыянакка келүүгө болот.

Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) бардык параметрлер боюнча жеке башкаруучу орган болуп саналат.

**Төртүнчү баптын «Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын укуктук статусу»** деген аталыштагы бешинчи бөлүмүн белгилей кетсек, 1990-1991-жылдары Кыргызстанда мамлекеттик бийликтин жогорку жана жергиликтүү органдарын трансформациялоого багытталган реформалар жүргүзүлгөн. Мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарын реформалоонун максаты жергиликтүү өз алдынча башкарууну административик-аймактык бирдиктерде уюштуруу болгон. 1991-жылы 19-апрелде, «Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзам кабыл алынган *[Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары. – Бишкек, 1992., 386-б]*. Ошол мезгилден тартып Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкарууну реформалоо кезеги башталды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7-беренесинин 1-пунктуна ылайык 1993-жылдан тартып жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик бийликтен бөлүнгөн.

Шаарлардын мэриялары жана айыл өкмөттөрү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары болуп саналат. Өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн шаардык мэрияга 14 ыйгарым укук берилген, мэрияны жалгыз кызмат адамы катары жетектеген шаардын мэри 16 ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат. Айыл өкмөтү 10 ыйгарым укуктарды, айыл өкмөт башчысы 11 ыйгарым укуктарды ишке ашырат. Шаарлардын мэриялары жана айыл өкмөттөрү жеке башкаруучу органдар болуп саналат.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү жана жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууга укугун ишке ашыруу максатында аларды коллегиалдуу өкүлчүлүктүү орган катары жергиликтүү көнештер шайлашы жана боштуулары негиздүү. Демократиялык принципперди ишке ашыруу жана Конституцияга каршы келбөө үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандысыздык принцибин сактоо керектиги белгиленди. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү” мыйзамдан бөлүү сунушталууда.

## КОРУТУНДУ

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде автор төмөнкү **тыянактарды** жасаган.

1. Революцияга чейинки россиялык изилдөөчүлөр Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, В.М. Гессен, Ф.Ф. Кокошкин мамлекеттик башкарууда коллегиалдуулуктун жана жеке башкаруунун принциптерин түздөн-түз изилдешкен эмес, алар советтик мамлекеттик ишмерлерден жана окумуштуулардан (В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, В.Д. Сорокин, Ю.Е. Шмелев, Ю.М. Козлов ж.б.) айырмаланып, мамлекеттик механизмдеги мыйзам чыгаруучу өкүлчүлүктүү органдын маанилүү ролун бул принциптердин маңызын чечмелеп, аларды мамлекеттик башкарууда айкалыштырууну сунушташкан. КМШ өлкөлөрүндөгү постсоветтик окумуштуулар (А.В. Минашкин, А.А. Хантуев, О.А. Лакаев ж.б.) бул принциптерди советтик изилдөөчүлөрдүн рухунда карашат. Байыркы мезгилден тартып Европада жана Түндүк Америкада азыркы мезгилден тартып мамлекеттик башкарууда коллегиялдуулук принциби кенири колдонулгандыгына байланыштуу бул континенттердин философтору жана окумуштуулары (Платон, Кичи Плиний, Кондорсе, Кондорсе, К. Эрроу В. Парето, Н. Калдор, Дж. Хикс ж.б.) байыркы мезгилден бери коллегиялдуулук принцибин, атап айтканда, коллегиялдуу органдагы добуш берүү көйгөйлөрүн, жамааттык тандоонун жана жеке каалоолордун катышын деталдуу жана ар тараптуу карап чыгышты. Жеке башчылык принциби да изилдөөнүн объектиси болгон.

2. Мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик органдарды адистештируу жана ошого жараша дифференциялоо байыркы дүйнөдө мамлекет пайда болгон учурдан тартып акырындык менен жүргүзүлгөн. Мамлекеттик органдардын мындай адистешүүсү жана дифференциациясы мамлекеттин функцияларын ишке ашыруунун укуктук формаларын билдирген. Жогоруда аталган адистешкендигине карабастан, жеке башкаруунун негизинде башкарылуучу монархиянын шарттарында мамлекеттин бардык органдары монархтын эркине баш ийишкен. XVII-XVIII-кылымдардан баштап, Батыш Европада жана Түндүк Америкада парламентаризмдин орношу болуп, мамлекеттик органдардын жогоруда аталган обочолонушу «бийлиktи бөлүштүрүү» деген башка атальшка тактап айтканда, калктын кенири катмарынын эркин ишке ашыруу жана башка мүнөзгө ээ болот. Ошентип, мамлекеттик органдардын дифференциациясын же ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнү эки өнүттөн түшүнүүгө болот: 1) ыйгарым укуктарды адистештируу үчүн бөлүштүрүү; 2) коомдун кызыкчылыктарын билдириүү үчүн ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү.

3. Абсолюттук монархияда монарх бийлик жана суверенитеттин булагы болуп саналат. Эгерде биз мамлекеттин механизмине абсолюттук монархты киргизсек, анда эмне үчүн демократиялык, укуктук мамлекеттин алдындагы элди, мисалы, коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдарды, президентти, сотторду мамлекеттин механизмине шайлаган АКШны кошпойбуз. Адамзаттын тарыхында калкы улуттук чогулуш — мамлекеттик орган формасында мамлекеттик бийлиktи ишке ашырууга түздөн-түз катышкан

жана катышып жаткан мамлекеттер болгон жана азыр да болуп жатат. Ошентип, байыркы грек шаарларынын жашы жеткен калкы элдик чогулушту - мыйзамдарды кабыл алган жана башка мамлекеттик органдарды түзгөн базалык органды түзгөн. Учурда Швейцарияда элдик жыйын мамлекеттик бийликтин институту катары иш алып барат. А.В. Кочерга эл Швейцариядагы мамлекеттик механизмдин бир бөлүгү экенин тан алат. Алсак, Швейцария Конфедерациясынын мамлекеттик механизминде мамлекеттик башкарууну жүзөгө ашырууда З институт – эл, өкүлчүлүктүү органдар жана аткаруу органдары өз ара аракеттенишет. Ошол эле учурда эл мыйзам чыгаруунун жогорку демократиялык формасы - референдумда же элдик чогулушта (ландсгемейнде) түздөн – түз эркин билдириүү аркылуу-конституциялык ченемдерди, өкүлчүлүктүү органды – мыйзамдарды чыгаруу аркылуу маанилүү, ал эми өкмөт – мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу аркылуу анча маанилүү эмес чечимдерди чыгаруу менен маанилүү жана акыркы мамлекеттик-бийлик чечимдерин кабыл алат. Уюштуруу бийлигин ишке ашырууда элдин көз карандысыздыгы адамдын негизги табигый укуктары менен гана чектелет [Кочерга А.В. Прямое волеизъявление народа как основа конституционного строя в Швейцарской Конфедерации: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.02 / Кочерга Андрей Викторович; [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].- Москва, 2008.- 191 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-12/187]. Ошентип, элдин мамлекеттик бийлиktи ишке ашыруу маселесинде башка мамлекеттик органдарга элдин бийлигине кол салууга жол бербөө керек. Эл жалпы мамлекеттик механизмдин негизги бөлүгү катары таанылышы керек. Элдин мамлекеттик бийликтин булагы жана суверенитет катары таанылышы жана ошол бийлиktи коом тарабынан жүзөгө ашырылышы элдик суверенитетти жүзөгө ашырууну билдиret.

4. Натыйжалуу мамлекеттик башкаруу жеке башкаруучу орган тарабынан иш эркиндиги берилген, бирок коллегиялдуу органдын көзөмөлү астында болушу мүмкүн. Батыштын өнүккөн демократиялык укуктук өлкөлөрүндө жана кээ бир Азия жана Океаниянын Япония, Израиль, Австралия, Жаңы Зеландия сыйктуу өлкөлөрдө коллегиялдуу өкүлчүлүктүү (парламенттер, жергиликтүү кенештер) жана жеке башкаруучу аткаруу органдарынын (өкмөттөр, жергиликтүү аткаруу органдары ж. б.) өз ара аракеттенүүсүн натыйжалуу колдонушат, мында экинчиси эркиндик берет, бирок биринчи органдардын көзөмөлү астында. Мамлекеттик органдардын эркиндиктин жана жоопкерчиликтин негизинде өз ара аракеттенүүсү жогору турган жана төмөн турган, текшерүүчү, көзөмөлдөөчү жана контролдо турган жеке башкаруучу органдардын ортосунда да жүзөгө ашырылат, бирок бул өз ара аракеттенүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу жана жеке башкаруучу органдардын өз ара аракеттенүүсү сыйктуу натыйжалуу эмес. Өз ара аракеттенүүчү эки жеке башкаруу органы менен көзөмөл өз ара аракеттенүүчү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу жана жеке башкаруучу органдардын өз ара аракетиндей катуу болбойт.

Мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү көбүнчө эркиндик жана жоопкерчилик мамилелерин бекитүү маселесин чечүүнүн сапаты менен шартталган. Чындыгында, ойлонулган жана эффективдүү башкаруу башкаруу процесстеринин ар бир катышуучусунун демилгесинин, чыгармачылыгынын жана өз алдынча аракетинин көрүнүшүн болжолдойт, бул чечимдин оптимальдуу вариантын тандоодо жана аларды ишке ашыруунун каражаттарын колдонууда эркиндиктин шарттарында гана мүмкүн болот. Өз кезегинде мындай эркиндик башкарууга жоопкерчиликтүү мамилесиз жана башкаруу процесстеринин бардык катышуучуларынын өз аракеттеринин социалдык кесепттери үчүн конкреттүү жоопкерчилигисиз мүмкүн эмес. Эркиндик жана жоопкерчилик бири-бирин толуктап жана бекемдеп, өз ара байланышта жашап жана өнүгө алат, ошол эле учурда эркиндик так аныктаалган чектерде камсыздалышы керек.

Биздин пикирибиз боюнча бул категорияларды айкалыштыруу укуктук, саясий жана адеп-ахлактык бузуларды жасоого күнөөлүү кызмат адамдарын жана органдарды жоопкерчилике тартууга жөндөмдүү мамлекеттик органдардын көзөмөлү болгондо гана мүмкүн. Коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдардын бардык башка мамлекеттик органдарга мындай көзөмөлү көзөмөлдөнүүчү органдардын натыйжалуу ишине гана өбөлгө түзбөстөн, коомдо жана мамлекетте укуктун бардык принциптерин: социалдык эркиндикти, адилеттүүлүктүү, демократияны, гуманизмди, тең укуктуулукту, юридикалык укуктардын жана милдеттердин биримдигин, күнөө үчүн жоопкерчилики, мыйзамдуулукту ж.б. ишке ашырууга көмөк көрсөтөт. Укуктук, демократиялык мамлекеттин, жарандык коомдун иштешине көмөктөшүүчү жогоруда аталган көзөмөл дагы коомдогу жана мамлекеттеги коррупция сыйктуу терс социалдык көрүнүштөрдү кыскартууга өбөлгө түзөт

5. Демократиялык укуктук мамлекетте мамлекеттик башкаруу төмөнкү схема боюнча ишке ашырылат: эл коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдарды (парламент, жергиликтүү кеңештер) шайлайт, алар өз кезегинде аткаруу жана сот органдарын түзөт жана көзөмөлдөйт (түз байланыш). Аткаруу жана сот органдары өз ишин жүзөгө ашыруу менен өз ара аракеттенип, ага белгилүү таасир көрсөтүшөт Коом аткаруу жана сот органдарынын ишин талдап, алардын ишине баа берет жана аларга карата өз мамилесин коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдарга (кайрылууга) билдирет, алар өз кезегинде аларга, же кийинки шайлоолордо коомго он же терс мүнөздөгү санкцияларды колдоно алышат, коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдар анын көз карашы боюнча алгылыктуу саясий партияларды же айрым өкүлдөрдү - депутаттарды тандап алышат, алар андан кийин аткаруу же сот органдарына татыктуу мамлекеттик кызматчыларды шайлайт же дайындайт жана аларды текшерет. Түз жана кайтарым байланыштар коомдун үзгүлтүксүз рационалдуу жашоосун символдоштуруп, тегерек кыймылды жаратат. Мындай тегерек кыймыл табиятка мүнөздүү экенин белгилей кетүү керек. Аткаруу жана сот органдарынын мындай жоопкерчилиги алардын натыйжалуу жана эл үчүн жагымдуу иштешине, ошого жараша адамдын

жана жараптын укуктарын камсыз кылууга жана коргоого көмөктөшөт. Бул механизмдин ишинин баштапкы звеносу катары элди караган мамлекеттин жана адамтын жана жараптын укуктары менен эркиндиктерин камсыздоонун жана коргоонун бул схемасын биз адилеттүү деп эсептейбиз, анткени эл мамлекетке кызмат кылуусу эмес, мамлекеттин органдары элге кызмат кылышы, анын укуктарын камсыз кылышы жана коргошу керек.

6. Башка бардык мамлекеттик органдардын коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдарынын өлкөнүн калкынын таламдарын билдириүүгө жана камсыз кылууга жетекчилик кылуусу жана контролдоосу мамлекеттик башкаруунун рационалдуу жана эффективдүү жолу болуп саналат. Мамлекеттик административдик таасирдин негизин түзгөн адамдардын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн аныктоого башка мамлекеттик органдардын иштешине караганда көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдардын ишмердүүлүгү.

Калктын ар кандай кызыкчылыктарын билдирген жана анын алдында жоопкерчиликтүү, коомдун жана мамлекеттин турмушунун реалдуу шарттарын эске алган өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органда иштерди коллегиялдуу талкуулоодо эң керектүү жана тура чечимдер кабыл алынат. Мамлекетте жеке башчылык органдар үстөмдүк кылганда алар тарабынан эл үчүн тиешеси жок жана рационалдуу эмес чечимдерди кабыл алуу жана ишке ашыруу мүмкүн. Максат коюу, уюштуруу жана жөнгө салуу башкаруу таасиринин элементтери катары жөнгө салуу жеке башкаруу ишке ашырылган мамлекеттерде жеке кызмат адамдары тарабынан жүзөгө ашырылат. Бул кызмат адамдары субъективдүү, өзүм билемдик менен чечим кабыл алышат жана көпчүлүк учурда калктын пикири менен эсептешпейт.

Мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү максатында ага дайыма мониторинг жүргүзүү зарыл. Мамлекеттик башкарууга мониторинг жүргүзүүнү, баа берүүнү жана талдоону жүзөгө ашырууга коллегиялдуу органдардын мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ишин текшерүүсүнө жана көзөмөлдөөсүнө жана тиешелүү түрдө алардын отчет берүү тутумуна көмөк көрсөтүлөт.

7. Өкүлчүлүктүү башкарууда, коллегиялдуу башкарууда, өкмөттүк бийликтен кийин мезгил-мезгили менен алмашып турушу мүмкүн. Калктын суроо-талаптарын аткарған саясий партия же партиялар, депутаттар жана башка кызмат адамдары бийликтө калып, коомдун үмүтүн актай албаган жогоруда аталған субъектилер бийликтен кетет. Ошентип, жогоруда аталған башкарууда коомдун муктаждыктарына жооп берүүчү жана аларды ишке ашыруучу макулдашылган механизм түзүлөт. Мындай шарттарда шайланған мамлекеттик бийликтен жана ошого жараша анын иш-аракеттери жана чечимдери мыйзамдуу болуп саналат. Башкаруучу бийликтен кийин белгилеринин бири болуп саналат.

8. Мамлекетте мыйзамдуулукту колдоо үчүн парламенттин компетенциясы менен анын мыйзамдарынын юридикалык күчүнүн

ортосундагы логикалык байланышты ишке ашыруу зарыл. Демек, мыйзамдардын жогорку юридикалык күчү болушу керек аларды ишке ашыруу үчүн Жогорку Кеңеш – мыйзам чыгаруучу, коллегиялдуу жана өкүлчүлүктүү орган өлкөдөгү эң чоң ыйгарым укуктарга ээ болушу зарыл. Бул Конституциянын жана мыйзамдын үстөмдүгү сыйктуу мыйзамдуулук принциптерин ишке ашырууга, б.а. бардык ченемдик укуктук актылардын жана башка мамлекеттик органдардын укугун колдонуу актыларынын жана мыйзамдуулуктун бирдиктүүлүгүнүн Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык келишине, б. а. мамлекеттин бардык аймагында мыйзамдарды бирдей түшүнүүгө жана колдонууга өбөлгө түзөт. Парламент аткаруу жана сот бийлигин көзөмөлдөө жана бул бийлик бутактары мыйзамдарды бузган учурда, ошол бийлик бутактарынын кызмат адамдарын түздөн-түз же айрым органдар аркылуу жоопкерчиликке тартуу жана баарынан мурда кызматтан бошотуу үчүн үстөмдүк кылуучу ыйгарым укуктарга муктаж. Эгерде кайсы бир орган парламентке караганда көбүрөөк ыйгарым укуктарга ээ болсо, анда бул органдын актылары парламенттин актыларына караганда күчтүүрөөк болот жана бул орган гипотетикалык түрдө мыйзамдарды бузушу мүмкүн.

Коллегиялдуу өкүлчүлүктүү башкаруу адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу сыйктуу мыйзамдуулук принципбин ишке ашырууга да көмөк көрсөтөт. Коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдар башка органдарга караганда калк тарабынан түзүлгөн баштапкы органдар катары жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоого жана камсыз кылууга жооптуу жана милдеттүү. Бул милдет аткаруу жана сот органдарына салыштырмалуу ыйгарым укуктарда басымдуулук кылган учурда күчтөлөт.

Парламентаризм шартында парламент бардык коомдун заманбап талаптарына жооп берген, сапаттуу, юридикалык техникинын бардык каражаттарын, эрежелерин жана ыкмаларын эске алуу менен кабыл алынган, адилеттүү жана рационалдуу мыйзамдарды кабыл алат, бул максатка ылайыктуулук шылтоосу менен мыйзамды айланып өтүүгө тыюу салууну билдирет.

Коллегиялдык өкүлчүлүк башкаруу материалдык жана рухий маданияттын өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Кеңештер өкүлчүлүктүү органдар катары руханий маданияттын адеп-ахлак, укук, дин, дүйнө тааным, идеология, искусство, илим ж.б.у.с. илимдин өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү материалдык маданияттын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Коллегиялдык өкүлчүлүктүү башкаруу биринчиден, эффективдүү алдын алуу, экинчиден, кылмыштуулук менен натыйжалуу күрөшүүнүн шарты болуп саналат.

Мамлекеттик коллегиялдуу башкаруу мамлекеттик коллегиялдуу органдардын бийлик мамилелеринде мамлекеттик жеке башкаруучу органдарга үстөмдүгүн билдирет жана ошол эле учурда бүткүл мамлекеттин деңгээлинде элдин өз алдынча башкаруусу болуп саналат. Бул жерде

мыйзамдуулук эң катаал болушу мүмкүн, анткени, элдин каалоосу боюнча кабыл алынган мыйзам өзү тарабынан бузулушу мүмкүн эмес.

Мамлекеттик коллегиялдуу башкаруу мыйзамдуулуктун социалдык-экономикалык, саясий, уюштуруучулук сыйктуу негизги кепилдиктерин камсыз кылат, алар идеологиялык, атайын-юридикалык ж. б. сыйктуу башка кепилдиктерди турмушка ашырууга көмөктөшөт.

Бул жерде ошондой эле коомдук ченемдердин сакталышын көзөмөлдөө аркылуу коомдук тартипти сактоо ишинде коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдардын маанилүү ролу жөнүндө сөз кылуу керек. Мамлекеттик коллегиялдуу өкүлчүлүктүү башкаруу дисциплиналардын бардык түрлөрүн колдоо үчүн кепилдик болуп саналат.

9. Коллегиялык органдардагы мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер бири-бирин көзөмөлдөп, кылмыштарга жана адеп-ахлаксыз аракеттерге жол бербейт. Жеке башкаруучу органда жеке башчы кызмат адамы чечим кабыл алат жана ошого жараша бул органдарды анын кол алдындағылар ага көзөмөлдүк кылбайт. Ал гипотетикалык түрдө кылмыштарды да, адеп-ахлаксыз иштерди да жасай алат. Дал ушул бир башкаруучу органдарда коррупциянын өнүгүшүнө шарт түзүлөт. Адеп-ахлакка негизделген өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдын иштөө принциби жана анын өкүлчүлүк милдеттери адептүүлүккө негизделген мамлекеттик башкарууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле, коллегиялдуу өкүлчүлүктүү органдар коомдогу адеп-ахлакты сактоого мүмкүндүк берген бөлүштүрүү функциясын ишке ашыруу үчүн жакшы жабдылган. Ошентип, коллегиялдуу өкүлчүлүктүү башкаруу элдик башкаруу катары коомдо адеп-ахлакты, тилектештики жана кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө түзөт.

10. Өкүлчүлүктүү коллегиялдуу башкарууда саясий элитанын саясий амбицияларын канаттандыруу негиздүү, мында бийлик дайыма алмашып турат жана ошону менен мамлекеттик төңкөрүштөрдүн, элдик көтөрүлүштөрдүн жана революциялардын алдын алуу үчүн шарттар түзүлөт. Өкүлчүлүктүү коллегиялдуу башкарууда, жогоруда айтылгандай, децентралдаштыруу болуп, борбордук мамлекеттик органдардын кийлигишүүсүз жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдар тарабынан жергиликтүү аткаруу органдарынын башчыларын өз алдынча шайлоосу түшүнүлөт. Мындай учурда борбордон келген бийликтин бир бөлүгү жер-жерлерге өтүп, бүткүл өлкө боюнча саясий бийлик бир калыпта бөлүштүрүлүп, борбордук мамлекеттик бийликтөө карата толкундануу байкалбайт, бул жогоруда айтылган кесептөрдөн жол бербейт. Борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик бийликтин ортосундагы токтотуучу жана каршы салмактуулук системасын бир түрү болуп саналат. Мындай башкарууда саясий элитанын жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу, ошондой эле аткаруу органдарында иштөө жана өздөрүнүн уюштуруучулук, кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн жергиликтүү өкүлчүлүктүү коллегиялдуу органдын жана жергиликтүү калктын сотуна коюу менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Жогоруда аталган субъекттер

тарабынан өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрү жана мүмкүнчүлүктөрү жактырылган учурда бул кызмат адамдары Жогорку мамлекеттик кызматтарга гана талапкер болбостон, андан кийин жогору турган кызматтарда иштей алышат. Мамлекеттик бийликтин бүткүл өлкө боюнча бирдей бөлүштүрүлүшү жана бийлик жөнүндө ызы-чуунун жоктугу мамлекеттик бийликтин үзгүлтүксүз алмашуусуна шарт түзөт. Коллегиялдык башкаруунун алдында рационалдуу жана натыйжалуу экономикалык жана социалдык саясатты жүргүзүү калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшөт, бул мамлекеттик жана коомдук системанын туруктуулугуна да алып келет керексиз митингдерге, пикеттерге, баш ийбоөчүлүкке, элдик көтөрүлүшкө жол бербейт.

## **ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР**

Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча диссертант төмөнкү практикалык сунуштарды негиздейт.

1. Коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдардын ишинин негизиндеги мамлекеттик башкарууну жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндөгү” Конституциялык мыйзамдын 6 – беренесинин 7 – бөлүгүнө төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизүү сунушталды: “*Эгерде ушул берененин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде Жогорку Кеңеш жаңы же кайталап киргизилген талапкерлерди карабаса же карап жсана макулдук бербесе, анда Президент ушул мөөнөт аякtagандан кийин Жогорку Кеңешке Министрлер Кабинетинин Төрагасынына жсана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) кызмат ордуна башка талапкерлерди сунуштайт*” жана ушул беренени 7-1-бөлүк менен төмөнкүдөй мазмунда толуктоо сунушталды: “*Эгерде ушул берененин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде Жогорку Кеңеш жаңы же кайталап киргизилген талапкерлерди карабаса же карап жсана макулдук бербесе, анда Президент ушул мөөнөт аякtagандан кийин аларды Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жсана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) кызмат ордуна дайындоого укуктуу*”. Ал эми колдонуудагы конституциялык мыйзам биринчилен, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесинин 1 – пунктуна каршы келет. Ал жерде “Министрлер Кабинетинин Төрагасы, анын орун басарлары жана Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү Жогорку Кеңештин макулдугу менен Президент тарабынан дайындалат” деп белгиленген. Экинчилен, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши коллегиалдуу мамлекеттик орган болгондуктан конституцияда каралган ыйгарым укугу ишке ашыралбай калууда.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жогорку өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруучу коллегиялдуу орган катары конституция боюнча кеңири укуктар берилген. Бирок Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү боюнча конституцияда каралган нормаларды ишке ашырууда кээ бир мыйзамдар кабыл алынышы керектиги абдан маанилүү экендиги белгиленди жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 110 – беренесинде

каралгандай Конституциянын үчүнчү бөлүгүндөгү мамлекеттик органдардын ишинин уюштурулушу жана тартиби, ошондой эле алардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери конституциялык мыйзамдар менен аныкталары каралды. Алардын катарына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши дагы кирет. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин уюштуруучулук негиздерин жана конституциялык кепилдиктерин жөнгө салган конституциялык мыйзамды иштеп чыгуу керек экендиги аныкталды. Бул мыйзам Жогорку Кеңеште коллегиялдуулук принцибин ишке ашырууга шарт түзмөкчү. Кыргыз Республикасынын парламенти мамлекеттик бийликтин жогорку органы болууга тийиш. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциянын 76-беренесинин 1-бөлүгүн туура баяндоо максатында бул пункттун редакциясын төмөнкүдей түрдө өзгөртүү киргизүү сунушталды: *"Жогорку Кеңеш-Кыргыз Республикасынын парламенти-мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде көзөмөл кылуу милдеттерин жүзөгө ашыруучу жогорку коллегиялдуу өкүлчүлүктүү орган болуп саналат".*

3. Конституциянын 85-беренесинин 4-бөлүгү мыйзам чыгаруу демилгеси укугун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасына гана берет, бул коллегиалдуу органдын укуктук статусуна карама-каршы келет. Кыргыз Республикасынын 1993, 2010-жылдагы конституцияларына ылайык мыйзам чыгаруу демилгесинин укугу бүтүндөй Өкмөткө таандык болгон, ошондуктан 85-статьянын жогоруда аталган бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жана аны төмөнкүдей редакцияда баяндоо сунушталат: «Министрлер Кабинетине».

4. Элдин мамлекетти башкаруу укугун ишке ашырууда Элдик Курултайдын ролун жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн 6-пунктуна толуктоолорду киргизүү жана аны төмөндөгүдөй өзгөртүү сунушталууда: «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн бири Президенттин сунуштамасы боюнча, үчтөн бири Элдик Курултайдын сунуштамасы боюнча, ал эми үчтөн бири өзүнүн демилгеси менен шайлайт жана мыйзамда каралган учурларда аларды кызмат ордунан бошотот».

5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигин күчтөтүү жана жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууга укугун ишке ашыруу максатында аларды коллегиалдуу өкүлчүлүктүү орган катары жергиликтүү кеңештер шайлашы жана бошотуулары негиздүү.

6. Кыргыз Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү жол-жобосун жүргүзүүдө кызыкчылыктардын кагылышын жоюу үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренесинде Башкы прокурордун Президенттин аракетинде кылмыштын белгилери бар экендиги жөнүндө жана Конституциялык сот тарабынан айып коюунун белгиленген тартибин сактоо жөнүндө корутундуларды берүү жөнүндө ченемдерди алыш салуу зарыл, анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-

беренесинин 4-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык, Президент Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Жогорку Кеңештин макулдугу менен Конституциялык соттун судьяларынын ичинен 5 жылдык мөөнөткө Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордуна дайындайт; Конституцияда жана конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартиpte Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордунан башотот; Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 5-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Жогорку Кеңештин макулдугу менен Башкы прокурорду дайындайт; мыйзамда каралган учурларда Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмесинин макулдугу менен Башкы прокурорду ээлеген кызматынан башотот. АКШ менен Франциянын конституцияларында импичмент процедурасы учурунда кандайдыр бир органдардын корутундусун берүү каралган эмес.

7. Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 89-беренесинин 6-бөлүгүн төмөнкүдөй редакцияда баяндоо менен толуктоо негиздүү: «Эгерде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчёт Жогорку Кеңеш тарабынан канаттандырлык эмес деп табылса, Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт».

8. Демократиялык принциптерди ишке ашыруу жана конституцияга каршы келбестигин учун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандысыздык принципин сактоо керектиги белгиленди. Бул учун Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү жана жергидликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү” мыйзамдан бөлүү сунушталууда.

## **ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ**

Диссертациянын негизги жоболору автордун төмөнкү эмгектеринде жарыяланган:

1. Татенов, М. Б. Коллегиальное государственное управление. Основа правового государства и гражданского общества [Текст] / М. Б. Татенов. – Монография. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland / Германия. - 2013 г. – 348 с. ISBN: 9783659389450, 3659389455 Режим доступа: <https://www.amazon.ae/Kollegialnoe-Gosudarstvennoe-Upravlenie-Tatenov-Marat/dp/3659389455>

2. Татенов, М. Б. Жогорку Кенеш как высший представительный и коллегиальный орган Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. – 2011. - Выпуск 5. – С. 142-146.

3. Татенов, М. Б. Проблемы функционирования исполнительных органов местного самоуправления как единоначальных органов [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Казахского национального университета имени Аль-

Фараби. – 2011. - Серия юридическая. – №5 Специальный выпуск. – С. 88-91. Режим доступа: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/485>

4. Татенов, М. Б. Принципы парламентаризма как государственного коллегиального управления [Текст] / М. Б. Татенов // Материалы международной научно-теоретической конференции “Садыковские чтения” – 23 сентября 2011 года. – Алматы: Издательство “Ұлағат” КазНПУ имени Абая, 2011. - С. 103-106.

5. Татенов, М. Б. Регулятивные и учредительные нормы в Конституции Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызской государственной юридической академии.- 2011. - №3. - С. 155-160. Режим доступа: [https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/UATATENOV2\\_2011-3.pdf](https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/UATATENOV2_2011-3.pdf)

6. Татенов, М. Б. Местная государственная администрация как единонаучальный орган государства [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызской государственной юридической академии. - 2011. - №3. - С. 149-154.10.

7. Татенов, М. Б. Некоторые проблемы реализации законов в свете компетенции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики как высшего представительного и коллегиального органа [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - 2011. – Серия юридическая. № 4 (60). – С. 48-52. Режим доступа: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/393>

8. Татенов, М. Б. Принципы правового государства в свете государственного коллегиального, представительного управления [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. – 2012. - Выпуск №1. – С. 171-175.

9. Татенов, М. Б. Правительство Кыргызской Республики коллегиальный или единонаучальный орган государственной власти? [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. – 2012. -Выпуск №2. - С. 178-182.

10. Татенов, М. Б. Коллегиальное государственное управление как основа правового государства [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета.- 2012. - Т. 12. - №12. – С. 62-65. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18815463>

11. Татенов, М. Б. Местные кенеши как муниципальные коллегиальные органы [Текст] / М. Б. Татенов // Известия Чуйского университета. - 2012. - №5. – С. 70 – 73.

12. Татенов, М. Б. Единоначалие как принцип деятельности министерства [Текст] / М. Б. Татенов // Известия Чуйского университета.- 2012. - №5. - С. 67- 70.

13. Татенов, М. Б. Соотношение форм правления и коллегиального, единонаучального управления [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. – 2012. - Выпуск 4.- С. 226 – 230.

14. Татенов, М. Б. Единоначальный принцип деятельности Президента Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики. - 2012. – № 2. –С. 19-23. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27313718>
15. Татенов, М. Б. Влияние коллегиальных и единоначальных органов государства на форму политического режима [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. - 2012. -Выпуск №3. - С. 164-168.
16. Татенов, М. Б. Суды первой инстанции в Кыргызской Республике как единоначальные органы [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э. А.- 2012. - Выпуск №3. - С. 212 -217.
17. Татенов, М. Б. Верховный суд и суды второй инстанции Кыргызской Республики как коллегиальные органы [Текст] / М. Б. Татенов // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики. - 2012. – №3. – С. 132 - 137. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27313771>
18. Татенов, М. Б. Соотношение государственного коллегиального управления и народного суверенитета [Текст] / М. Б. Татенов // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики. - 2012. – №3. – С. 11 - 14. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27313744>
19. Татенов, М.Б. Коллегиальный принцип деятельности присяжных заседателей [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - 2012. - №4 (64). – С. 62-67. Режим доступа: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/1668/1823>
20. Татенов, М. Б. Соотношение парламентаризма и функционирования органа конституционного контроля [Текст] / М. Б. Татенов // Политика и право. - 2012. - №2. – С. 182-186.
21. Татенов, М. Б. Понятие, признаки и классификация государственных органов [Текст] / М. Б. Татенов // Наука и новые технологии.- 2012. – № 3. - С. 253-257. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25738792>
22. Татенов, М. Б. Коллегиальное и единоначальное государственное управление и формы государственного устройства [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник университета имени Д.А. Кунаева. - 2012. –№ 3 (44). - С. 15-21. Режим доступа: <https://articlekz.com/article/21700>
23. Татенов, М. Б. Коллегиальное и единоначальное государственное управление и механизм государства [Текст] / М. Б. Татенов // Известия вузов.- 2012. – № 3. - С. 220-224. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36481229>
24. Татенов, М. Б. Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики как единоначальный государственный орган в Кыргызстане [Текст] / М. Б. Татенов // Фемида. Республиканский юридический научно-практический журнал. – Алматы. - 2012. – № 7 (199).– С. 32-36.

25. Татенов, М. Б. Коллегиальное государственное управление как основа для существования гражданского общества [Текст] / М. Б. Татенов // Политика и право. - 2012.- №2. – С. 177-181.
26. Татенов, М. Б. Прокуратура Кыргызской Республики как единоначальный орган [Текст] / М.Б. Татенов // Фемида. Республиканский юридический научно-практический журнал. - Алматы. – 2012. – № 12 (204). - С. 28-30.
27. Татенов, М. Б. Государственное управление в свете функционирования коллегиальных и единоначальных органов [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. - 2012. - Выпуск 4. Часть 1. - С.182 – 189.
28. Татенов, М. Б. Принцип единоначалия в деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. - 2012. – Выпуск 4. Часть 1. – С. 227 – 231.
29. Татенов, М. Б. Рациональность и легитимность государственного коллегиального представительного управления [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызской государственной юридической академии. - 2012. - №1. - С. 80 – 87. Режим доступа: <https://arch.kytlibnet.kg/?&npage=view&nadd=10514>
30. Татенов, М. Б. Законность, правопорядок и дисциплина в свете государственного коллегиального управления [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. - 2012. - №3(63).- С. 39-43. Режим доступа: <https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/1653>
31. Татенов, М. Б. Избирательные комиссии в Кыргызской Республике как коллегиальные органы [Текст] / М. Б. Татенов // Право и политика. - 2012.- № 3. – С. 95 – 99.
32. Татенов, М. Б. Концепции о принципах коллегиальности и единоначалия в государственном управлении [Текст] / М. Б. Татенов // Право и политика. - 2012.- № 3. – С. 99 - 103.
33. Татенов, М. Б. Принципы единоначалия и коллегиальности в деятельности Национального банка Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. - 2013.- Выпуск 1. - С. 219-223.
34. Татенов, М. Б. Механизмы взаимодействия высших органов государственной власти в некоторых странах мира [Текст] / М. Б. Татенов // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – Київ. - 2013. – Вип.60. – С. 97-106.
35. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Органы внутренних дел как единоначальные органы [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2013. № 11. С. 28-31. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35605815>

36. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Основа государственной политики [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2013. № 11. С. 31-35. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35605816>
37. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Законность как одно из условий развития экономики [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2015. № 13. С. 70-76. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35246866>
38. Татенов, М. Б., Джоробеков, З. М. Роль триады элементов коллегиального государственного управления и системы сдержек и противовесов в функционировании правового, демократического государства [Текст] / М. Б. Татенов, З. М. Джоробеков // Научный журнал «Молодой ученый». — Казань. - 2016. — №4. — С. 544-546. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25620683>
39. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Развитие промышленности и науки при коллегиальном государственном управлении [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Ceteris Paribus. 2016. № 3. С. 50-54. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25619793>
40. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. История человечества – история труда [Текст] / М.Б. Татенов, М.Б. Татенова // Символ науки: международный научный журнал. Уфа. - 2016. № 8-2 (20). С. 107-110. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26529734>
41. Татенов, М. Б. Некоторые проблемы выборов глав муниципальных образований [Текст] / М. Б. Татенов // Журнал научных и прикладных исследований. 2016. № 12 (47). С. 109-111. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28140657>
42. Татенов, М. Б. Обеспечение законности при коллегиальном государственном управлении [Текст] / М. Б. Татенов // Журнал научных и прикладных исследований. 2016. № 12 (47). С. 106-108. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28140655>
43. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. К вопросу о создании, обеспечении и охране (защите) прав человека [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош сборник научных статей. Москва, 2016. С. 147-152. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28304610>
44. Татенов, М. Б. Источник коррупции и пути его искоренения [Текст] / М. Б. Татенов // Экономика, социология и право. М. - 2016. № 11. С. 146-148. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27533396>
45. Татенов, М. Б., Джоробекова, А. М. Философские категории закона и закономерности в сравнительном государствоведении [Текст] / М. Б. Татенов, А. М. Джоробекова // Молодой ученый. Казань. -2016. № 4 (108). С. 548-551. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25620685>
46. Татенов, М. Б. Проблемы функционирования коллегиальных и единоличных органов публичной власти в Кыргызской Республике [Текст] /

М. Б. Татенов // Высшая школа. Уфа. -2016. № 4. С. 8-10. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25672330>

47. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Историко-теоретические проблемы развития коллегиальных и единонаучальных органов государства [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2016. № 12. С. 131-133. Импакт-фактор - 0,019 Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28310224>

48. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Иерархия наук и права человека [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Ceteris Paribus. М. - 2016. № 3. С. 54-60. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25619794>

49. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Отображение коллегиального и единонаучального государственного управления в декартовой системе координат в пространстве [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2017. № 16. С. 116-120. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32545558>

50. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Решение вопросов государственного строительства: сущность и особенности правовой природы [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. № 12. С. 66-70. Импакт-фактор - 0,035. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41212712>

51. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б. Соотношение материального и процессуального права [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2018. № 1 (17). С. 88-93. Импакт-фактор - 0,282. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35122947>

52. Tatenov Marat, Venera Sabirova, Baktygul Abdymomunova, Kristina Boriskina, Ilhom Davidov, Taalay Dzhanibekov, Abdykalyi Kybyraev, Rustam Mamazakirov, Nurbek Matkarimov, Taalay Turdiev, Mahabat Tatenova. Supply Chain Financing for Supporting the Children with Special Needs: Problem-Solving Strategies [Текст] // International Journal of Supply Chain Management. - Vol. 7, No. 4, August 2018. – P. 370 – 376. - ISSN: 2051-3771eISSN: 2050-7399. - Режим доступа: <https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2338>  
Ссылка на профиль:

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203661888>

53. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б., Артықбаева, Ч. М. Соотношение формы правления и законности [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова, Ч. М. Артықбаева // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2020. № 2 (22). С. 97-101. Импакт-фактор - 0,702. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44630967>

54. Татенов, М. Б., Татенова, М. Б., Артықбаева, Ч. М. Корреляция формы правления и научно-технического, производственного потенциала страны [Текст] / М. Б. Татенов, М. Б. Татенова, Ч. М. Артықбаева // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2020. № 2 (22). С. 93-97. Импакт-фактор - 0,702. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44630966>

55. Татенов, М. Б., Каипов, Н. Т., Кубатбеков, С. К., Нажиев, Ш. О., Татенова, М. Б. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в Кыргызстане [Текст] / М. Б. Татенов, Н. Т. Каипов, С. К. Кубатбеков, Ш. О. Нажиев, М. Б. Татенова // Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий. - 2021. № 3-3 (71). С. 50-53. ISSN: 2524-0986. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45726554>

56. Tatenov Marat, Ulukbek Iusupov, Nurlan Altynbaev, Tursunkul Atantaev, Nurbek Arziev, Nurbek Tabaldiev, Avtandil Arabaev, Gulsara Kuldysheva, Zhypargul Abdullaeva. Formation of Environmental Legislation in the Early Years of Soviet Period [Текст] // Open Journal of Social Sciences, 2021, 9, 352-358. ISSN: 2327-5952 eISSN: 2327-5960. - Режим доступа: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=110773>

57. Татенов, М. Б., Абдурахманов, А. А., Бекназаров, Н. Х., Уметалиев, Б. Д., Сагынбек уулу Б., Чолпонкулов, Ш. А. Государственное содействие развитию науки и научно-технологическим достижениям как обязанность государства в новой Конституции Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов, А. А. Абдурахманов, Н. Х. Бекназаров, Б. Д. Уметалиев, Б. Сагынбек уулу, Ш. А. Чолпонкулов // Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий. - Выпуск 10 (78) ч. 7 Октябрь 2021. - С. 116-120. ISSN: 2524-0986. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47315194>

58. Tatenov M., Tabaldiev N., Nurbayev E., Zhumabayeva A., Toktorova Zh., Abrakhmanova G., Kuldysheva G., Abdullaeva Zh. Legal Basis for Licensing and Permitting Activities of Internal Affairs Bodies in the Kyrgyz Republic (Soviet and Present Period) [Текст] // Open Journal of Social Sciences. 2022. V. 10. № 1. P. 478-486. ISSN: 2327-5952 eISSN: 2327-5960. - Режим доступа: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=114953>

59. Татенов, М. Б., Артықбаева, Ч. М., Бейшенбекова, А. М., Орозов, Ж. Ж., Татенова, М. Б. Роль труда в истории войн [Текст] / М. Б. Татенов, Ч. М. Артықбаева, А. М. Бейшенбекова, Ж. Ж. Орозов, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2022. № 1 (25). С. 173-177. Импакт-фактор - 0,323. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49536304>

60. Татенов, М. Б., Залимбеков, Н. А. Основа гражданского общества [Текст] / М. Б. Татенов, Н. А. Залимбеков // Вестник филиала РГСУ в г. Ош. - 2022. № 1 (25). С. 80-83. Импакт-фактор - 0,323. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49536283>

61. Татенов, М. Б., Матисакова, З. У., Азимбек кызы Ч., Бейшенбекова, А. М. Некоторые проблемы досудебного производства в уголовном процессе в Кыргызской Республике [Текст] / Татенов, М. Б., Матисакова, З. У., Азимбек кызы Ч., Бейшенбекова, А. М. Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2023. № 1 (27). С. 222-226. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54597519>

62. Татенов, М. Б. Калымбетова, Д. А., Татенова, М. Б. Материальное и духовное право при коллегиальном и единоначальном государственном

управлении [Текст] / М. Б. Татенов, Д. А. Калымбетова, М. Б. Татенова // Вестник филиала РГСУ в г. Ош. - 2023. № 1 (27). С. 231-236. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54597523>

63. Татенов М. Б., Тенирберди кызы М., Матисакова З. У. Некоторые проблемы реализации юридической ответственности [Текст] / М. Б. Татенов, Тенирберди кызы М., З. У. Матисакова // Вестник филиала РГСУ в г. Ош. - 2023. № 1 (27). С. 236-240. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54597524>

64. Татенов М. Б. Мамлекеттик башкаруунун коллегиялуулук жана жеке башчылык принциптеринин укуктун принциптери менен катышы [Текст] / М. Б. Татенов // Кыргызстандын илим, жаңы технологиялар жана инновациялар. – Бишкек. – 2023. №7. Б. 195-199. Импакт-фактор - 0,140. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=63359715>

65. Татенов М. Б. Публикалык бийликтин коллегиалдуу жана жеке башкаруу органынын белгилери [Текст] / М. Б. Татенов // Кыргызстандын илим, жаңы технологиялар жана инновациялар. – Бишкек. – 2023. №7. Б. 200-204. Импакт-фактор - 0,140. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=63359716>

66. Татенов, М. Б. Кыргызстандын 2021-жылдын Конституциясы боюнча Президенттин жеке башкаруу орган катары ыйгарым укуктары [Текст] / М. Б. Татенов // Федералдык мамлекеттик бюджеттик жогорку билим беруу мекемеси "Россия мамлекеттик социалдык университетинин" Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы филиалынын жарчысы. 2023. № 2 (28). С. 159-163. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=59370633>

67. Татенов, М. Б. Кыргызстандын 2021-жылдын Конституциясы боюнча Жогорку Кеңештин укуктук статусу [Текст] / М. Б. Татенов // Федералдык мамлекеттик бюджеттик жогорку билим беруу мекемеси "Россия мамлекеттик социалдык университетинин" Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы филиалынын жарчысы. 2023. № 2 (28). С. 163-167. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=59370634>

68. Tatenov M., Arstanbekov M., Seidakmatov N., Kanybekova B., Kakeshov B. Victimological aspects of countering internet crime: state and local government practices [Текст] // Social Legal Studios. 2024. V. 7. № 1. P. 221-234. - ISSN 2617-4162 e-ISSN 2617-4170. - DOI: 10.32518/sals1.2024.221 Режим доступа:  
[file:///D:/My%20Documents/User/Downloads/Victimological\\_aspects\\_of\\_counteracting\\_internet\\_crim%20\(1\).pdf](file:///D:/My%20Documents/User/Downloads/Victimological_aspects_of_counteracting_internet_crim%20(1).pdf) Ссылка на профиль:

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203661888>

69. Татенов, М. Б., Туратова, Ж. А., Бакирова, Ш. М., Татенова, М. Б. Реализация принципа гуманизма в уголовном, уголовно-исполнительном праве Кыргызской Республики [Текст] / М. Б. Татенов, Ж. А. Туратова, Ш. М. Бакирова, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. -

2024. № 1 (29). С. 130-136. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=68636916>

70. Татенов, М. Б., Даутбек уулу Б., Жусупова, Н. Ы., Татенова, М. Б. Проблемы прокурорского надзора за следствием [Текст] / М. Б. Татенов, Б. Даутбек уулу, Н. Ы. Жусупова, М. Б. Татенова // Вестник филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г. Ош. - 2024. № 1 (29). С. 136-141. Импакт-фактор - 0,101. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=68636917>

**Татенов Марат Бейшенбековичтин 12.00.02 – конституциялык укук; муниципалдык укук адистиги боюнча юридикалык илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүндөгү коллегиялдуулук жана жеке башчылык (конституциялык-укуктук аспект)» деген темага жазылган диссертациясынын**

## **РЕЗЮМЕСИ**

**Негизги сөздөр:** коллегиялдуулук, жеке башчылык, мамлекеттик башкаруу, мамлекеттин формалары, конституциялык-укуктук принциптер, коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдын белгилери, Жогорку Кеңеш, Президент, аткаруу, сот органдары, өзгөчө статусу бар мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

**Изилдөөнүн объектиси** болуп Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялык жана жеке өзү чечүүчү органдарынын иштөө чөйрөсүндөгү коомдук мамилелер саналат.

**Изилдөөнүн предмети** болуп Кыргыз Республикасындагы жана чет мамлекеттердеги мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялык жана жеке өзү чечүүчү органдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу укуктук нормалардын жыйындысы жана ата мекендик, чет өлкөлүк авторлордун илимий концепциялары эсептелет.

**Изилдөөнүн максаты** мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коллегиялдуулук жана жеке башкаруучулук ишмердүүлүгүндөгү конституциялык укуктук көйгөйлөрдү аныктоо жана илимий жактан чечүүнүн жолдорун сунуштоо.

**Изилдөөнүн ыкмалары:** материалисттик диалектика, анализ, синтез, логикалык ыкма, индукция, дедукция, системалык ыкма, функционалдык ыкма, тарыхый анализ, эмпирикалык ыкма, аксиологиялык ыкма, салыштырма укуктук, формалдуу укуктук ыкма ж.б.

**Алынган жыйынтыктар:** коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдын белгилери аныкталган, мамлекеттик бийлик органдарынын ишинин конституциялык принциптеринин иерархиясы белгиленген, мамлекеттик бийликтин коллегиялдуу жана жеке башкаруу органдарынын тарыхый-укуктук өнүгүүсүнүн негизги этаптары негизделген, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштар киргизилген, коллегиялдуу же жеке башкаруу иштөө түрү боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын конституциялык-укуктук статусу аныкталган.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы:** бул диссертация мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдык жана жеке башкаруу органдардын иштешигинин көйгөйлөрү жөнүндөгү Кыргызстанда алгачкы комплекстүү монографиялык изилдөө болуп эсептелет. Диссертацияда келтирилген бардык жоболор, корутундулар жана жыйынтыктар жаңы.

**Колдонуу боюнча сунуштар:** изилдөөнүн жыйынтыктарын мамлекеттик саясаттын негиздерин иштеп чыгууда, мамлекеттик башкарууда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу үчүн, мындан аркы илимий изилдөөлөрдө жана конституциялык, административдик укукту, мамлекеттин жана укуктун теориясын окутууда пайдаланууга болот.

## **РЕЗЮМЕ**

**диссертации Татенова Марата Бейшенбековича на тему:  
«Коллегиальность и единоначалие в деятельности органов государственной  
власти и местного самоуправления в Кыргызской Республике  
(конституционно-правовой аспект) на соискание ученой степени доктора  
юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право;  
муниципальное право»**

**Ключевые слова:** коллегиальность, единоначалие, государственное управление, формы государства, конституционно-правовые принципы, признаки коллегиального и единоначального органа, Жогорку Кенеш, Президент, исполнительные, судебные органы, государственные органы со специальным статусом, органы местного самоуправления.

**Объектом исследования** являются общественные отношения в сфере функционирования коллегиальных и единоначальных органов государственной власти и местного самоуправления в Кыргызской Республике.

**Предметом исследования** являются совокупность правовых норм, регулирующих деятельность коллегиальных и единоначальных органов государственной власти и местного самоуправления в Кыргызской Республике и в зарубежных странах, а также научные концепции отечественных и зарубежных авторов.

**Цель исследования:** определить конституционно-правовые проблемы в коллегиальной и единоначальной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и предложить пути их решения с научной точки зрения.

**Методы исследования:** материалистическая диалектика, анализ, синтез, логический метод, индукция, дедукция, системный подход, функциональный подход, исторический анализ, эмпирический метод, аксиологический подход, сравнительно-правовой, формально-юридический метод и др.

**Полученные результаты:** выявлены признаки коллегиального и единоначального органа, определена иерархия конституционных принципов деятельности органов публичной власти, определены основные этапы в историко-правовом развитии коллегиальных и единоначальных органов публичной власти, сделаны предложения по совершенствованию законов в сфере деятельности Жогорку Кенеша, органов местного самоуправления, определен конституционно-правовой статус органов публичной власти в части коллегиального или единоначального типа функционирования.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что диссертация является первым в Кыргызстане комплексным монографическим исследованием, посвященным конституционно-правовым проблемам функционирования коллегиальных и единоначальных органов государственной власти и местного самоуправления. Все положения, выводы и результаты, сделанные в диссертации являются новыми.

**Рекомендации по применению:** результаты исследования могут быть использованы для разработки основ государственной политики, в государственном управлении, совершенствовании законодательства Кыргызской Республики, в дальнейших научных исследованиях, а также в преподавании конституционного, административного права, теории государства и права.

## Resume

**On dissertation of Tatenov Marat Beyshenbekovich on the subject:  
«Collegiality and unity of command in the activities of state authorities and  
local self-government in the Kyrgyz Republic (constitutional and legal aspect)  
to pursue the scientific degree of the Doctor in Legal Science on the specialty  
12.00.02 – constitutional law; municipal law**

**Key words:** collective leadership, undivided authority, state administration, forms of the state, constitutional and legal principles, signs of a collegial and one-man managing body, Jogorku Kenesh, President, executive, judicial bodies, state bodies with special status, bodies of local self-government.

**The object of the research** is social relations in the sphere of functioning of collegial and one-man managing state and local self-government bodies in the Kyrgyz Republic.

**The subject of the research** is totality of legal rules, are regulative activity of collegial and one-man managing state and local self-government bodies in the Kyrgyz Republic and in foreign countries, and also scientific conceptions of domestic and foreign authors.

**The aim of the research:** to identify constitutional and legal problems in the collegial and sole activity of state authorities and local self-government and propose ways to solve them from a scientific point of view.

**Research methods:** materialistic dialectics, analysis, synthesis, logical method, induction, deduction, systems approach, functional approach, historical analysis, empirical method, axiological approach, comparative legal, formal legal method, etc.

**The results obtained:** the signs of a collegial and one-man managing body were identified, the hierarchy of constitutional principles of the activities of public authorities was determined, the main stages in the historical and legal development of collegial and sole-management public authorities were determined, proposals were made to improve the laws in the area of activities of the Jogorku Kenesh, local government bodies, the constitutional and legal status of public authorities in terms of the collegial or sole-management type of functioning was determined.

**Scientific novelty of the research** is in the fact that the dissertation is the first in Kyrgyzstan complex monographic research, devoted to the problems of functioning of collective and one-man managing state and local self-government bodies. All provisions, conclusions and results made in the dissertation are new.

**Directions for use:** research results can be used for development of bases of state policy, in state administration, perfection of legislation of Kyrgyz Republic, in further scientific researches and also in teaching the constitutional, administrative law, theory of the state and law.

